



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЫЙЗАМЫ

ЗАКОН
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Илмім жөнүндө

2023-жылды 21-июнунда

Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кенешин тобызы аттап

1-глава. Жалпы жоболор

1-берене. Укүзтүк жөнгө салуу предмети

Ушул Мыйзам илмім жана илмімій-техникалык иш жүйэшдигүү коомдук мамлекеттерди жөнгө салат, илмім жана илмімій-техникалык иштүү жүзегө ашыруунун негизги укүзтүк, уюштуруучулук, экономикалык негиздерин, илмімій-техникалык маалымат системасынын иштүү негиздерин аныктайт.

2-берене. Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу негизги түшүнүктөр

Ушул Мыйзамда темискүдий негизги түшүнүктөр пайдаланылат:

1) **аспирантура (адъюнктура)** – илмімій-изиддеө ингерин шаандоо жана изадына жүргүзүү боюнча компетенцияларга, ошондой эле илмімдин кандидатты окумуштуулук даражасын изденин алууга жөнөчө илмімій-квалификациялык иштүү (диссертацияны) дәврдоого мүмкүндүк берүүчүү төрөн теориялык билимдерге со болғас илмімій-педагогикалык жана илмімій кадрларды даярлоонуу формасы;

2) **илмім жана илмімій-техникалык уюмдардын аттестациялоо** – ыйгарым укуттуу мамлекеттик орган тарафынан белгилендеги белгилүү бир таланттарга анын шайкештигин таануу максатында илмім жана илмімій-техникалык уюмдардын ишни жалпы базалоонун жөл-жобосу;

3) **илмімій-техникалык маалыматтар базасы** – белгиленген максат үчүн жетиштүү болгон, анда камтылган маалыматты автоматташтырылган кайра иштетүүнү жүзегө ашырууга мүмкүндүк берүүчү түрлөгү электрондук апшыр журуучуда берилген маалыматтардын топтому;

4) **илмімій-техникалык маалыматтар базасы** – илмімій-техникалык маалыматтардын бир же бир нече базасынан жана алардагы маалыматтарды сактоо, иштеп чыгуу издеө системасынан түрги автоматташтырылган маалыматтык-издеө системасы;

5) **грант** – аларды пайдалангандыгы жөнүндө кийин отчет берүү менен илмім ізилдөөлорду, илмімій-техникалык программашыры, долбоорпорду жана тажрыйбальж-

НДН



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЫЙЗАМЫ

ЗАКОН
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О науке

Прият Жогорку Кенешем Кыргызстан Республикасы

21 июня 2023 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет правового регулирования

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области науки и научно-технической деятельности, определяет основные правовые, организационные, экономические основы осуществления научной и научно-технической деятельности, основы функционирования системы научно-технической информации.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) **аспирантура (адъюнктура)** – форма подготовки научно-педагогических и научных кадров, обладающих компетенциями по планированию и самостоятельному проведению научно-исследовательских работ, а также глубокими теоретическими знаниями, позволяющими подготовить индивидуальную научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук;

2) **аттестация научных и научно-технических организаций** – процедура оценки деятельности научных и научно-технических организаций в целом с целью признания ее соответствия определенным требованиям, установленным уполномоченным государственным органом;

3) **база научно-технических данных** – набор данных, который достаточен для установлений цели, представлен на электронном носителе в виде, позволяющем осуществлять автоматизированную переработку содержащейся в нем информации;

4) **банк научно-технических данных** – автоматизированная информационно-поисковая система, состоящая из одной или нескольких баз научно-технических данных и систем хранения, обработки и поиска информации в них;

5) **грант** – безвозмездная субсидия юридическим и физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение научных исследований, научно-технических программ, проектов и опытно-конструкторских работ с последующим отчетом об их использовании;

конструктордук иштерди жүргүзүүте юридикалык жана же жактарга ажыратылган жана таңтагы формаларды сыйынчылдуу субсидия;

6) **ишим жана илимий-техникалык иш жаңтындағы мамлекеттik саясат** – мамлекеттini илимий жана илимий-техникалык ишке карата мамилесин түседүрүгүн, мамлекеттini илим, илимий-техникалык иш жана илимий-техникалык мактамат жаңтындағы мактаптарын, багыттарын, принциптерин, формаларын жана методдорун аныктаган мамлекеттini социалдык-экономикалык саясатынын курамдык болугу;

7) **мамлекеттik тапшырык** – Кыргыз Республикасынын мамлекеттik бюджетинен каражаттарынын эсебиен товарларды берүүте, жумуштарды яткарууга, кызметтарды корсогтууге тапшырык;

8) **докторантурa** – илимий изилдөөлөрдүн жана багыты бөөнчча илимий-изилдөө иштерии уюштуруу же илимий изилдөөлөрдүң учурдағы жетуалдуу багыттарын концептуалдуу өнүктүрүү, илмедин доктору окумуштуулук даражасын издешип алууга жекече илимий-квалификациялык ишти (диссертацияны) даардоого мүмкүндүк берүүчү илмий иштине нарынжаларын интеллигентикалык жалпылао компетенцияларына ээ болгон илмий-педагогикалык жана илмий кадрларды даардоо формасы;

9) **илемдин доктору** – докторантурада жана/же изденүүчүүлүк институтуда диссертациясын ийгиликтүү коргогондой кийин илмидин кандидаты окумуштуулук даражасына ээ болгон адамдарга ыйгарылтуучу квалификациялык деңгээзи;

10) **философии доктору (PhD)/тармак бөөнчча доктор** – тиешелүү окуу программасын жана диссертацияны коргоо менен илмий-изилдөө ишни аткарған адамдарга илмий жана башка көсиптик ишти жүзеге ашыруу учын укук берүүчү жогорку окуу жайынки көсиптик балим берүү квалификациясынын деңгээзли (базалык докторантурa);

11) **инновация** – жарандык (чарбалык) жүгүрттүүге киргизилген инновациялык продукт;

12) **илимий-инновациялык иш** – илмий изилдөөлөрдүн жана иштеп чыгуулардын нарынжалары бөөнчча алтынан инновациялык продуктуну түзүүгө жана жарандык (чарбалык) жүгүрттүүге киргизүүгө багытталган инновациялык жаңычылыштык инновацияна езгертуүлүк түзүү бөөнчча иш;

13) **инновацийлык продукт** – жана же орнуулутделген продукция, технология, кызмет, көрсөтүү, ошондой элсөндүрүлүктүү, административный, коммерциялык же башка муназзетүү жана уюштуруу-техникалык чечим, алар:

а) интеллектуалык иштине нарынжаларын укуктук коргоого жандемдүүлөрдү пайдалануу менен түзүлөт;

б) рыноктун белгилүү бир сегментинде көрсөтүлген аналогдордо салыштырмалуу кыйла жогорку техникалык-экономикалык же башка көрсөткүчтөргө ээ;

в) штапандыштык жондеедүү болуп саналышыт;

14) **илемдин кандидаты** – аспирантурада жана/же изденүүчүүлүк институтуда окуп бүтүргөн адамдарга диссертациясын ийгиликтүү коргогондой жайин ыйгарылтуучу квалификациялык деңгээзи;

15) **илимий жана илимий-техникалык кызметкер** – жогорку билімдүү же магистратура, аспирантура, PhD докторантурa, изденүүчүүлүк, докторантурa формаларында тиеселүү мактапты бар, илмий, илмий-педагогикалык жана илмий-техникалык иш менен көсипкөй ажыратылган адам;

6) **государственная политика в области науки и научно-технической деятельности** – составная часть социально-экономической политики государства, которая выражает отношение государства к научной и научно-технической деятельности, определяет цели, направления, принципы, формы и методы деятельности государства в области науки, научно-технической деятельности и научно-технической информации;

7) **государственный заказ** – заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств государственного бюджета Кыргызской Республики;

8) **докторантура** – форма подготовки научно-педагогических и научных кадров, обладающих компетенциями организации научно-исследовательской работы по новому направлению научных исследований или концептуального развития существующих актуальных направлений научных исследований, аналитического обобщения результатов научной деятельности, позволяющих подготовить индивидуальную научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени доктора наук;

9) **доктор наук** – уровень квалификации, присваиваемый лицам, имеющим ученую степень кандидата наук, после успешной защиты диссертации в докторантуре и/или институте соискательства;

10) **доктор философии (PhD)/доктор по профилю** – уровень квалификации послевузовского профессионального образования (базовая докторантурa), дающий лицам, выполнившим соответствующую учебную программу и научно-исследовательскую работу с защитой диссертации, право для осуществления научной и другой профессиональной деятельности;

11) **инновация** – введенный в гражданский (хозяйственный) оборот инновационный продукт;

12) **научно-инновационная деятельность** – деятельность по преобразованию новшества в инновацию, направленная на создание и введение в гражданский (хозяйственный) оборот инновационного продукта, полученного по результатам научных исследований и разработок;

13) **инновационный продукт** – новая или усовершенствованная продукция, технология, услуга, а также новое организационно-техническое решение производственного, административного, коммерческого или иного характера, которые:

а) создаются с использованием способных к правовой охране результатов интеллектуальной деятельности;

б) обладают более высокими технико-экономическими или иными показателями по сравнению с аналогами, представляемыми в определенном сегменте рынка;

в) являются конкурентоспособными;

14) **кандидат наук** – уровень квалификации, присваиваемый лицам, обучившимся в аспирантуре и/или институте соискательства, после успешной защиты диссертации;

15) **научный и научно-технический работник** – лицо с высшим образованием или соответствующей подготовкой в форме магистратуры, аспирантуры, PhD докторантурa, соискательства, докторантурa, профессионально занимающееся научной, научно-педагогической и научно-технической деятельностью;

28) тажрыйбалык-конструктордук иштер – продукцияны түзүүде же модернизациядо аткарыпчук иштердин комплекси, тажрыйбалык үлгүлөрдүк конструктордук жана технологиялык документтерди иштөн чыгуу, тажрыйбалык үлгүлөрдү жана пайдалуу модельдерди дээрлөө жана сыйнамдан еткерүү;

29) тармактык ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары – тармактык мамлекеттик орган) – мамлекеттик тапшырыкты түзүү учун илимий, илимий-техникалык долбоородруу жана фундаменталдык жана колдонмо илимий изилдөөлөрдүн программаларының темаларын аныктоочу Кыргыз Республикасынын тармактык министрлөрдөр, администрациялык ведомстволору жана аткаруу бийлигинин башка органдары, инновациялык жайылтуу ишни, илимий жана ишемий-техникалык натыйжаларды коммерциялаштырууну жүзөгө ашырат;

30) колдонмо илимий изилдөөлөр – практикалык максаттарга жетүү жана конкреттүү миддэттерди чечүү учун жана билимдерди колдонууга багытталған изилдөөлөр;

31) илимий-техникалык маалымат системасы – мамлекеттиси, юридикалык жана жеке жактарынын көркөтөлөрүн канаттандыруу учун илимий-техникалык маалыматты түзүү, чогултуу, системалаштыруу, излөө жана берүү процесстерин ишке ишьруучу илимий-техникалык маалымат ресурстарынын жана үчүнчүрүү-технологиялык караражаттарынын ирттөлгөн жыйнисасы;

32) технопарк (технологиялык парк) – илимий бишмдерди, ойлоп табууларды, ноу-хауку жана жогорку технологияларды коммерциялаштыруу жана аларды рынокко чыгаруу учун ишти натыйжалуу колдоо максатында түзүлгөн уюм;

33) технополис – буд илим, билим, өндүрүш процесстери жашоо менен айкалышкан, заманбап продукцияны иштөн чыгуу, жайылтуу жана сиплүүрүү менен алекстенсөн изилдөө лабораторияларынан, венчурлук, ишке киргизүүчүүлүк, ири инор жайлары, ортомчулук жана башка компаниялардан турган шаар, илимий-техникалык комплекс;

34) фундаменталдык илимий изилдөөлөр – адамлын, хоомдун, ийланчайранун түзүлүшүнүн, иштешинин жана онугүүсүнүн негизги мыйзам чөсемдүүлүктөрү жөнүндө жана билимдерди ашуута багытталған эксперименттик жаңылыктардын иш.

3-беренс. Илим жана илимий-техникалык иш жайындары Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

Илим жана илимий-техникалык иш жайындары мамилелер Кыргыз Республикасынын Конституциясы, ушул Мыңзам жана Кыргыз Республикасынын башка чөсемдик укуктуу актылары, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгизенген тартилте күчүнче киргөн эл аралык келинчилдер, ошондой эле Кыргыз Республикасынын укуктуу системасынын курамдык болугу болуп саналган эл аралык укуктуу жалпы таанылган принциптери жана чөсемдерди менен жөнгө салынат.

4-беренс. Кыргыз Республикасынын Жогорку Көнешинин илим жайындары ыйгарым укуктири

Кыргыз Республикасынын Жогорку Көнеши Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин сунуштамасы болонча илимий изилдөөлөрдү бюджеттик каржылоонун аткарылышы жөнүндө отчетту жана көзектеги мезгилге улуттук

28) опытто-конструкторские работы – комплекс работ, выполняемых при создании или модернизации продукции, разработка конструкторской и технологической документации на опытные образцы, изготовление и испытание опытных образцов и полезных моделей;

29) отраслевой уполномоченный государственный орган (далее – отраслевой государственный орган) – отраслевые министерства, административные ведомства и иные органы исполнительной власти Кыргызской Республики, которые определяют темы научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований для формирования государственного заказа, осуществляют инновационную внедренческую деятельность, коммерциализацию научных и научно-технических результатов;

30) практические научные исследования – исследования, направленные на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач;

31) система научно-технической информации – упорядоченная совокупность ресурсов научно-технической информации в организационно-технологических средствах, реализующих процессы создания, сбора, систематизации, поиска и предоставления научно-технической информации для удовлетворения потребностей государства, юридических и физических лиц;

32) технопарк (технологический парк) – организация, созданная в целях эффективной поддержки деятельности для коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и высоких технологий, и выпуска их на рынок;

33) технополис – это город, научно-технический комплекс, в котором наука, знания, производственные процессы сочетаются с жизнью, состоящий из исследовательских лабораторий, научных, внедренческих, крупных промышленных, посреднических и других компаний, занимающихся разработкой, индженерием и производством современной продукции;

34) фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды.

Статья 3. Законодательство Кыргызской Республики в области науки и научно-технической деятельности

Отношения в области науки и научно-технической деятельности регулируются Конституцией Кыргызской Республики, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, вступившими в силу в установленном законодательством порядке международными договорами, участникей которых является Кыргызская Республика, также общепризнанными принципами и нормами международного права, являющимися составной частью правовой системы Кыргызской Республики.

Статья 4. Полномочия Жогорку Көнеша Кыргызской Республики в области науки

Жогорку Көнеш Кыргызской Республики по представлению Кабинета Министров Кыргызской Республики утверждает отчет об исполнении бюджетного финансирования научных исследований и долю затрат на развитие науки и техники от общего объема национального дохода на очередной период.

- 16) **илемий жана илемий-техникалык уюмдар** – илемий-изилдөө, тажрыйбалык-конструктордук жана дәлбоорлоо-изилдөө жана башка илемий-техникалык иштердөр жүргүзүүчү юридиалык жактар;
- 17) **илемий жана илемий-техникалык иш** – технологиялык, инженердик, экономикалык, социалдык, гуманитардык жана башка майдаттерди чечүү учун жана билимдерди алуута, пайдалануута, илемдин, техникийн жана индустрингүү бирдиктүү система катары иштешин кимесээ қылдууга бағытталған иш;
- 18) **илемий инфраструктура** – илемий лабораториялык жана инженердик-техникалык жабдуулар, тажрыйба-өнер жай индустрингүү, уникалдуу объекттер, ошондой эс илемий жана илемий-техникалык уюмдүн балансында турган башка кыймыздаду жана кыймылсыз мүлк;
- 19) **илемий-майлымматтык иш** – илемий жана илемий-техникалык майлымматтарды түзүү, чогултуу, системалаштыруу, аналитикалык жайра иштетүү, белгилөө, сактоо, жайылтуу жана пайдаплануучуга (керектөтүү) берүү менен байланышкан иш-араластердин жыйнандысы;
- 20) **илемий-изилдөө иши** – илемий жана илемий-техникалык наукалык алуу максатында илемий изилдөө, изилдеөөрдүү, эксперименттерди жүргүзүү менен байланышкан иш;
- 21) **илемий-техникалык майлыммат** – илемий-изилдөө, тажрыйбалык-конструктордук, дәлбоорлоо-технологиялык, үчүнчүү-башкаруучулук, индустрингүү-экономикалык, илемий-инновациялык иштин процессинде алынуучу, илемдин, техникийн жана жана технологиялардын жетишкендиктери жөнгүүлие майлымматтарды камтыйган майлыммат;
- 22) **илемий изилдеөөр** – илемий жана илемий-техникалык иштин наукалык жетишкендиктерине жөнгүүлие майлымматтардын түзүүнүн, тажрыйбалык-конструктордук жана технологиялардын түшүнүүнүн илемий методдор жана караражаттар менен илемий жана илемий-техникалык иштин субъекттери тарбыйнан жузеге шырылуучу фундаменталдык, кодонно илемий изилдеөөр;
- 23) **илемий жана илемий-техникалык наукалыка** – жана билимдерди же чечимдерди камтыйган илемий жана илемий-техникалык иштин продуктусу;
- 24) **илемий, илемий-техникалык дәлбоор жана программа** – пландапсан жүргүзүүнүн максаттарын жана майдаттерин, актуалдуулугун, жамычылдыгын, илемий-практикалык майлымтуулугутун жана максатка ылайыктуюулугун негиздөө менен илемий, илемий-техникалык, тажрыйбалык-конструктордук изилдеөөрдүү корсогтууту, болжондопон илемний жана илемий-техникалык иштин мазмунун камтыйган документ;
- 25) **илем чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган** (мындан ары – ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) – илем жана илемий-техникалык иш жайында бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке аныруу бөлөнчө функцияны жүзеге ашыруучу мамлекеттик орган;
- 26) **окумуштуулук даражасы** – билүмдин белгилүү бир тармагында жетишшилген илемий деңгөлди чагылдыруучу, окумуштуулук даражасын изденин алуу учүн диссертация корлогон ачылты ыйгарылуучу жогорку окуу жайынан кийинчи билүм берүү квалификациясынын деңгөлөө;
- 27) **окумуштуулук ишам** – академиялык киерисин айрым этаптарында илемий жана илемий-педагогикалык кызыметкерлерди ажырымдоого мүмкүндүк берүүчү жогору билүм берүү жана илемий уюмдардагы квалификациялык системаны баскычы;

- 16) **научные и научно-технические организации** – юридические лица, которые проводят научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские и другие научно-технические работы;
- 17) **научная и научно-техническая деятельность** – деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных задач, обеспечение функционирования науки, техники и производства как единой системы;
- 18) **научная инфраструктура** – научное лабораторное и инженерно-техническое оборудование, опытно-промышленное производство, уникальные объекты, а также иное движимое и недвижимое имущество, находящееся на балансе научной и научно-технической организации;
- 19) **научно-информационная деятельность** – совокупность действий, связанных с созданием, сбором, систематизацией, аналитической переработкой, фиксацией, хранением, распространением и предоставлением пользователю (потребителю) научной и научно-технической информации;
- 20) **научно-исследовательская работа** – работа, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментов в целях получения научного и научно-технического результата;
- 21) **научно-техническая информация** – информация, получаемая в процессе научно-исследовательской, опытно-конструкторской, проектно-технологической, организационно-управленческой, производственно-экономической, научно-инновационной деятельности, содержащая сведения о достижениях науки, техники и новых технологий;
- 22) **научные исследования** – фундаментальные, прикладные научные исследования, осуществляемые субъектами научной и научно-технической деятельности в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ надлежащими научными методами и средствами в целях достижения результатов научной и научно-технической деятельности;
- 23) **научный и научно-технический результат** – продукт научной и научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения;
- 24) **научный, научно-технический проект и программа** – документ, включающий в себя содержание предполагаемой научной и научно-технической работы, представляющий научные, научно-технические, опытно-конструкторские исследования с обоснованием целей и задач, актуальности, новизны, научно-практической значимости и целесообразности проведения планируемых работ;
- 25) **уполномоченный государственный орган в сфере науки** (далее – уполномоченный государственный орган) – государственный орган, который осуществляет функцию по выработке и реализации единой государственной политики в области науки и научно-технической деятельности;
- 26) **ученая степень** – уровень квалификации послевузовского образования, отражающий достигнутый научный уровень в определенной отрасли знания, присуждаемый лицу, защитившему диссертацию на соискание ученой степени;
- 27) **ученое звание** – ступень квалификационной системы в высших образовательных и научных организациях, позволяющая расширять научных и научно-педагогических работников на отдельных этапах академической карьеры;

Карашашында жалпы коломүнен илімди жана техниканы еңгүйлүкке сәнктүрүүтө сарытоолордуң улушун берет.

5-берене. Илім жана илімий-техникалык иш жағтындығы мемлекеттик саясаттың негизги мақсаттары жана бағыттары

Илім жана илімий-техникалык иш жағтындығы мемлекеттик саясаттың мақсаттары болуп теменкулор жеткелет:

- 1) мемлекеттік экономикасын еңгүйлүкке жана социалдық, балык берүүтү, маданий жана башка көйгөйлердүү чечүүтө илімдік, илімий-техникалык, илімий-инновациялык жана илімий-малыматтык иштін салымын көбөйтүү;
- 2) илімдік жана илімий-техникалык уюмдарды еңгүйлүкке жана институттүү үчүн зарыл шарттарды түзүү, ошондай эле апарты оптималданыштыруу;
- 3) алкөнү түрүктуү учтүү заны илімдік жана илімий-техникалык потенциалын натыйжалуу пайдалануу жана еңгүйлүкке;
- 4) илімдік жана илімий-техникалык кызметкерлердин социалдық көпшілдіктерини түрүктуулугүн камсыз ынау жана жакшыртуу жана илімдік жана илімий-педагогикалык кадрларды даярдоо;
- 5) илімий-техникалык малымат системасын еркіндештүү жана еңгүйлүкке;
- 6) илімий-техникалык малымат ресурстарынын жалпынга жеткіліктүүтүү үчүн зарыл шарттарды түзүү, апарты пайдалануунун натыйжалуулугүн жогорулатуу;
- 7) илімдин ролу жогорулугу жана илімий-техникилык жана илімий-инновациялык ишті активдештүрүү, илімдік чыгармачылыктың өркөндигин еңгүйлүкке.

6-берене. Илім жана илімий-техникалык иш жағтындығы мемлекеттик саясаттың принциптері

Илім жана илімий-техникалык иш чөйрөсүндөгү мемлекеттик саясат теменкулордың принциптерге негизденет:

- 1) илімий-техникалык прогресстік коомдун экономикалык, социалдык жана руханий еңгүгүсү менен тығыз из ара байланышы;
- 2) илімди, илімий-техникалык жана илімий-малыматтык ишті башкадаңынан ачыктыгы жана айырылдыгы;
- 3) экологиялык коопсуздукту камсыз ынытуу;
- 4) илімий-изилдөө институциин артыкчылығы;
- 5) интеллектуалдык менинг укуктарын коргоонун бирдей шарттарын камсыз ынытуу;
- 6) экономикалык жана башка жөндиликтөр системасы аркылуу илімий, илімий-техникалык жана илімий-инновациялык ишті, техникалык чыгармачылыкты шыктандыруу жана дем берүү;
- 7) илімдік, илімий-техникалык, илімий-инновациялык жана илімий-малыматтык ишті уюштуруунун бардык формаларынын төн укунтуулугү;
- 8) илімдік, балык берүү жана еңгүйлүк потенциалдың бириңдеги жана оптималдуу интеграциясы;

Статья 5. Основные цели и направления государственной политики в области науки и научно-технической деятельности

Целью государственной политики в области науки и научно-технической деятельности являются:

- 1) увеличение вклада науки, научно-технической, научно-инновационной и научно-информационной деятельности в развитие экономики государства и решение социальных, образовательных, культурных и иных проблем;
- 2) создание необходимых условий для развития и функционирования научных и научно-технических организаций, а также их оптимизация;
- 3) эффективное использование и развитие научного и научно-технического потенциала страны для ее устойчивого развития;
- 4) обеспечение стабильности и улучшения социальных гарантий научных и научно-технических работников и подготовки научных и научно-педагогических кадров;
- 5) совершенствование и развитие системы научно-технической информации;
- 6) создание необходимых условий для общедоступности ресурсов научно-технической информации, повышение эффективности их использования;
- 7) ложжение роли науки и активизация научно-технической и научно-инновационной деятельности, развитые свободы научного творчества.

Статья 6. Принципы государственной политики в области науки и научно-технической деятельности

Государственная политика в сфере науки и научно-технической деятельности основывается на принципах:

- 1) тесной взаимосвязи научно-технического прогресса с экономическим, социальным и духовным развитием общества;
- 2) открытости и прозрачности управления наукой, научно-технической и научно-информационной деятельностью;
- 3) обеспечения экологической безопасности;
- 4) приоритетности научно-исследовательских работ;
- 5) обеспечения разных условий защиты прав интеллектуальной собственности;
- 6) мотивации и стимулирования научной, научно-технической и научно-инновационной деятельности, технического творчества через систему экономических и иных льгот;
- 7) разноправия всех форм организации научной, научно-технической, научно-инновационной и научно-информационной деятельности;
- 8) единства и оптимальной интеграции научного, образовательного и производственного потенциала;
- 9) широкого и активного участия субъектов научной и научно-технической деятельности в формировании и реализации государственной политики в сфере науки, научно-технической и научно-инновационной деятельности;

9) илмім, илмімій-техникалық жана илмімій-инновациялық иш чөрбесүде мамлекеттік салыстырылғанда ишке ашырууга илмім жана илмімій-техникалық иштің субъекттерінен кеңірі жана активдіккүйін көзіншеуусу;

10) олжыны туруктуюнан қамсыз қылуу үчүн дүйнөлүк илмідин жана әралық илмімій-техникалық қызметшіліктын мүмкүнчүліктөрүн жана жетишкендіктерін максималдуу пайдалануу;

11) илмімій-техникалық маалыматты жайылтуунуз жана илмімій-техникалық жетишкендіктерди жана инновацияларды пропагандалоонун зәндидиги.

2-глава. Илмім жана илмімій-техникалық иштің үшіншіліктері

7-беренсі. Илмім жана илмімій-техникалық иштің субъекттері

1. Илмім жана илмімій-техникалық уюмдар, илмім, илмімій-техникалық қызметшілер жана жогорку квалификациялуу илмім жана илмімій-педагогикалық кадрларды аттестациялоо жаһында мамлекеттік жоңғо салуу функциясын ишке ашыруучу мамлекеттік коллегиялуу илмімій-эксперттік органды илмім жана илмімій-техникалық иштің субъекттері болуп саналышыт.

2. Ишмім жана илмімій-техникалық уюмдарга Кыргыз Республикасының Улуттук илмімдер академиясы (мындағы – УИА), тиражташтык жана тармактар аралық илмімій-изиңдео уюмдары, кесинстик жогорку беруу уюмдарынын илмімій-изиңдео институттары, илмімій борборлор жана технопарктар, технополистер, илмімій-өндүрүштүк биримкелер, илмімій-инновациялар борборлор, тажрыйбалык станицалар, илмімій базалар, станциялар жана лабораториялар киред.

3. УИА УИАнын илмімій-изиңдео институттарынын, УИАнын мұчалерүүн, УИАнын илмімій қызметкерлерерин, адместерин, тейлеекчү персоналтын жана башка қызметкерлерерин биркәтартуучу жогорку мамлекеттік илмімій мекеме болуп саналат.

Кыргыз Республикасының Улуттук илмімдер академиясы фундаменталдық жана колдонимо илмімдер чөрбесүндеги бағыттарды координатылайт.

УИАнын ишиң үшіншіліктерінен тартиби «Кыргыз Республикасының Улуттук илмімдер академиясы жөнүндө» Кыргыз Республикасының Мыйзамы менен аныкталат.

4. Кыргыз Республикасының Президентине караштуу Улуттук аттестациялық комиссия жогорку квалификациялуу илмім жана илмімій-педагогикалық кадрларды аттестациялоо жаһында мамлекеттік жоңғо салуу функциясын ишке ашыруучу мамлекеттік коллегиялуу илмімій-эксперттік органды болуп саналат.

Кыргыз Республикасының Президентине караштуу Улуттук аттестациялық комиссиянын ишиң үшіншіліктерінен тартиби Кыргыз Республикасының Президенти тарағынаң белгилендеген тартибте аныктаплат.

8-беренсі. Илмімій қызметкерлердің усуқтары жана міндеттері

1. Илмімій қызметкерлердер тәмомшыларға укуктуу:

1) республикалық бюджеттеги жана Кыргыз Республикасының мыйзамдарының тилюп салынбаған башка булактардан харжылануучу илмім, илмімій-техникалық жана илмімій-инновациялық программалардан жана долбоорлордун конкурстарына көзіншеуут;

10) максимального использования возможностей и достижений мировой науки и международного научно-технического сотрудничества для обеспечения устойчивого развития страны;

11) свободы распространения научно-технической информации и пропаганды научно-технических достижений и инноваций.

Глава 2. Организация научной и научно-технической деятельности

Статья 7. Субъекты научной и научно-технической деятельности

1. Субъектами научной и научно-технической деятельности являются научные и научно-технические организации, научные, научно-технические работники и государственный коллегиальный научно-экспертный орган, реализующий функцию государственного регулирования в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

2. К научным и научно-техническим организациям относятся Национальная академия наук Кыргызской Республики (далее – НАН), отраслевые и межотраслевые научно-исследовательские организации, научно-исследовательские институты организаций высшего профессионального образования, научные центры и технопарки, технополисы, научно-производственные объединения, научно-инновационные центры, опытные станции, научные базы, станции и лаборатории.

3. НАН является высшим государственным научным учреждением, объединяющим научно-исследовательские институты НАН, членов НАН, научных работников, специалистов, обслуживающий персонал и других работников НАН.

Национальная академия наук Кыргызской Республики координирует направления в сфере фундаментальных и прикладных наук.

Порядок организации деятельности НАН определяется Законом Кыргызской Республики «О Национальной академии наук Кыргызской Республики».

4. Национальная аттестационная комиссия при Президенте Кыргызской Республики является государственным коллегиальным научно-экспертным органом, реализующим функцию государственного регулирования в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Порядок организации деятельности Национальной аттестационной комиссии при Президенте Кыргызской Республики определяется в порядке, установленном Президентом Кыргызской Республики.

Статья 8. Права и обязанности научных работников

1. Научные работники имеют право:

1) на участие в конкурсах научных, научно-технических и научно-инновационных программ и проектов, финансируемых из республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики;

2) на признание их авторства на полученные ими научные и научно-технические результаты в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об авторском праве и коммерциализацию результатов научной, научно-технической и инновационной деятельности;

2) автордук укук жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алар алган илимий жана илимий-техникалык натыйжаларга алардын авторлугуни тишинууга жана илимий, илимий-техникалык жана инновацийлык иштин натыйжаларын коммерциалаштырууда;

3) соңуун илимий көз караштарын зерин билдиругүү же жана алардын чыгармачылык эркиндигине көз салууда коргоого, интеллектуалдык мекичкин коргоого, илимий изилдоолердүн натыйжаларын көз карандысыз экспертиза доого жана аларды ишке ашырууда;

4) илдемеки илимий-изилдөө уюмдарында, анын ичиинде чет олжалорде тишилтеден етуу, аспирантурда, докторантурда жана илимдин жана билүү беруунун квалификациялык системасынын башка формаларында окуу, илимий/билим берүү уюмдарынын/донорлорунун эсебинен илимий формуларга 3 жылда бирлеш көм эмес жолу катышуу аркылуу квалификацияны жогорупаттууга;

5) чет олжалук кесиптештери менен илимий маалыматтарды ажмаштууга жана биргелешкен изилдоолерду жүргүзүүте, чет олжалоду илимий уюмдарда иштегеет жана белгилендиген тартиште эл аралык илимий басытмаларда макалаларын жаралыптоо;

6) илимий, анын ичанынде чет олжалук коомдоштуктарга киругүү же шайланууга;

7) илимдин артыкчылдуу багыттарын эксе алуу менен изилдөө тематикасын жана методдоруň өз алдынча аныктоого;

8) жамааттарга эркин жана өз алдынча барагүүте, юридикалык жакты жана илимий барыкмелердә, коомдук жана башка уюмдарды түзүүге.

2. Илимий кызметкерлер томоекүлөргө миңдеттүү:

1) илимий иштин башка субъекттеринин укуктарын жана мыйзамдуу кызынчылкыларын сактоого;

2) адамдан укуктарын жана эркиндиктерин бузбастын, башка адамдардын сонгуруне жана дөн соодугуна, ошондой эле айлава-чайрого зыни көлтүрбестен илимий иштин жүзүнгө ашыруута;

3) илимий программаларга, долбоорлорго, квалификациялык илимий иштерге (диссертацияларга) жана илимий иштин башка натыйжаларына объективдүү экспертиза жүргүзүүте;

3. Илимий кызметкерлер ушул Мыйзамга ылайык темоңкудай жоопкерчилик тартышат:

1) жүргүзүлүп житкан илимий изилдоолердүн багыты, методдору, аныктыгы жана алардан натыйжалары учун;

2) көркөн каражаттарын мактасыз пайдаланғандыгы учун;

3) кесиптик этиканнын чөнөмдерин жана адеп-акпактык бадалуулуктарды бүзгандыгы учун;

4) аларга берилген илимий жана илимий-техникалык программаларды жана долбоорлорду, илимий жана илимий-техникалык натыйжаларды экспертизалаоону жүзүнгө ашырууга объективдүү эмес баа бергенданги учун.

9-берене. Илимий жана илимий-техникалык уюмдардын укуктук статусу

1. Илимий жана илимий-техникалык уюмдар ушул уюмдүн уставында каралган максаттары жана миңдеттерге ылайык келген, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына

3) на свободное изъявление своих научных взглядов и защиту от посягательств на свободу их творчества, защиту интеллектуальной собственности, независимую экспертизу результатов научных исследований и их реализацию;

4) на повышение квалификации путем стажировки в ведущих научно-исследовательских организациях, в том числе за рубежом, учебу в аспирантуре, докторантуре и иных формах квалификационной системы изучки и образования, участие в научных форумах за счет научной/образовательной организаций/договоров не менее одного раза в 3 года;

5) на обмен научной информацией и совместные исследования с зарубежными коллегами, работу в научных организациях за рубежом и публикацию в международной научной печати в установленном порядке;

6) на вступление или избрание в научные сообщества, включая зарубежные;

7) на самостоятельное определение тематики и методов исследования с учетом приоритетных направлений изучки;

8) на свободное и самостоятельное объединение в коллективы, создание юридического лица и научных объединений, общественных и иных организаций.

2. Научные работники обязаны:

1) соблюдать права и законные интересы других субъектов научной деятельности;

2) осуществлять научную деятельность, не нарушая права и свободы человека, не причиняя вреда жизни и здоровью других лиц, а также окружающей среды;

3) объективно проводить экспертизу научных программ, проектов, квалификационных научных работ (диссертаций) и других результатов научной деятельности.

3. Научные работники в соответствии с настоящим Законом несут ответственность:

1) за направленность, методы и достоверность проводимых научных исследований и их результаты;

2) за нецелевое использование финансовых средств;

3) за нарушение норм профессиональной этики и нравственных ценностей;

4) за необъективную оценку осуществления экспертизы представляемых им научных и научно-технических программ и проектов, научных и научно-технических результатов.

Статья 9. Правовой статус научных и научно-технических организаций

1. Научные и научно-технические организации являются юридическими лицами, которые осуществляют научную, научно-техническую и научно-инновационную деятельность, соответствующую целям и задачам, предусмотренным уставом данной организации, не противоречащую законодательству Кыргызской Республики.

2. Устав научных и научно-технических организаций и научно-исследовательских институтов образовательных организаций высшего профессионального образования утверждается его учредителем и регистрируется в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

карны көлбеген илмий, илмий-техникалык жана илмий-инновациялык ишті жүзеге ашырутуу юридикалык жильтар болуп синатат.

2. Кесинтик жоргорку билүү берүү уюмдарынын илмий жана илмий-техникалык уюмдарынын жана илмий-изилдөө институттардың уставы ишті уюмшыруучусу тарабынан бекитилет жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартилте жатталат.

3. Илмий жана илмий-техникалык уюмдар томенкузеге усуктуу:

1) озүчүн илмий жана илмий-техникалык ишнин негизги бағыттарын аныктоо;

2) республикалык бюджеттен жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында төвөө салынбаган башка булактардан көркемшашуучу илмий жана илмий-техникалык программалардан жана долбоорпордук конкурстарына катышууга;

3) башка илмий жана башка уюмдар менен түз байланыштарды оңкүтүрүүте;

4) белгиленген тартилте биринчелерге көрүүте, филиалдарды түзүүте;

5) илмий зәмектерди, мезгүлдүү жана сериялуу басылмаларды чыгурууга, илмий-техникалык маалыматтарды базасын түзүүте, конференцияларды жана башка илмий иш-шараларды еткерүүте;

6) илмий жана илмий-техникалык кызметкерлердин квалификациянын жорорлатууга, аспирантура, докторантура, тирмак болонча PhD доценттуралык аркылуу даярдоону жүзеге ашырууга;

7) окумуштуулук даражанды изданий алууга диссертацийных иштерди коргоо жана окумуштуулук наамдарды ыйгаруу болонча көнчөндерди түзүүте белгиленген тартилте катышууга;

8) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамдарда белгиленген тартилте күчүнүн ширген эл аралык келинімдерге ылайык мамлекеттер аралык жана эл аралык илмий-изилдөө программатарына жана долбоороруна катышууга;

9) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартилте чарбалык коомдорду, тажрыйбалык ендүрүштерди, технопарктарды, технополистерди түзүүгэ жана илмий, илмий-техникалык жана илмий-инновациялык иштің натыйжаларын ишке ашыруудан киришке алууга;

10) илмий жана илмий-техникалык ишті жүзеге ашыруу, илмий жана илмий-техникалык уюмдун ишин башкаруу чойросунде кибыл алынуучу чечимдердин коллегияларынан кысыз кылуу үчүн илмий-техникалык көнеш түзүүте.

4. Жүзеге ашырылып жаткан иштін сапатын жана заманбас талаптарга ылайык клашши камсыз кылуу үчүн илмий жана илмий-техникалык уюмдар мамлекеттик аттестациядан откөрүүнүн тартиби айтарын укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат.

5. Мамлекет мамлекеттик илмий жана илмий-техникалык уюмдарга апардым ишшүүрүү документтеринде көралган иш үчүн пайдаланылуучу негизги, жүгүртүлүүчү фонддору жана мамлекеттик мүлкүү акысыз пайдалануута берет.

Илмий уюмдардың мычам башкаруусуна берилген негизги жана жүгүртүүдөгү фонддор жана башка мамлекеттик мүлх максаттуу бағыты болонча пайдаланылуута тийин.

3. Научные и научно-технические организации имеют право:

1) определять основные направления своей научной и научно-технической деятельности;

2) участвовать в конкурсах научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых из республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики;

3) развивать прямые связи с другими научными и иными организациями;

4) в установленном порядке вступить в объединения, создавать филиалы;

5) издавать научные труды, периодические и серийные издания, формировать базы научно-технических данных, проводить конференции и другие научные мероприятия;

6) повышать квалификацию научных и научно-технических работников, осуществлять подготовку специалистов через аспирантуру, докторантuru, PhD докторантuru по профилю;

7) участвовать в установленном порядке в создании советов по защите докторантур и кандидатур по профилю;

8) принимать участие в межгосударственных и международных научно-исследовательских программах и проектах в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и вступившими в силу в установленном законодательством порядке международными договорами, участникей которых является Кыргызская Республика;

9) создавать хозяйственные общества, опытные производства, технопарки, технополисы в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, и получать доходы от реализации результатов научной, научно-технической и научно-инновационной деятельности;

10) создавать научно-технический совет для обеспечения коллегиальности принимаемых решений в сфере осуществления научной и научно-технической деятельности, управления деятельностью научной и научно-технической организации.

4. Для обеспечения качества осуществляемой деятельности и соответствия современным требованиям научные и научно-технические организации подлежат государственной аттестации.

Период проведения государственной аттестации научно-технической организации определяется уполномоченным государственным органом.

5. Государство предоставляет государственным научным и научно-техническим организациям в безвозмездное пользование основные, оборотные фонды и государственное имущество, используемые для деятельности, предусмотренной их учредительными документами.

Основные и оборотные фонды и прочее государственное имущество, переданные в оперативное управление научным организациям, должны использоваться по целевому назначению.

Государственные научные и научно-технические организации используют переданную им государственную собственность для осуществления деятельности, установленной уставом организации, в том числе опытно-конструкторской, производственной, инновационной и коммерческой, с использованием получаемой прибыли для развития материально-технической базы, содержания инфраструктуры и социальной поддержки сотрудников организации.

Мамлекеттik илмий жана илмий-техникалык уюмдар аларға берилген мамлекеттik мемчакты уюмдун үстүвендеги ишти, аның ичинде тажрыйбайлык-конструктордук, индүрүштүк, инновацийлык жана коммерциялык ишти жүзеге ашируу үчүн, материалдык-техникалык базалыңыз көмүктуруу, инфраструктуру жана уюмдун кызметкерлерин социалдык кооддо үчүн альынган пайданын пайдапанну аркылуу коддонот.

6. Мамлекеттik илмий жана илмий-техникалык уюмдарга Кыргыз Республикасының жер мыйзамдарына ылайык илмий, салык полигондорун (геоэкологиялык, физикалык, химиялык) үшүштүрүү үчүн жер участоктору бекер пайдапаннууга берилши мүмкүн.

7. Берилген мамлекеттik мулдүүс сакталышы жана мансагтуу пайдапаныпшы үчүн мамлекеттik илмий жана илмий-техникалык уюмдун жетекчилиги Кыргыз Республикасының мыйзамдарына ылайык жоопкерчиллик тартат.

8. Мамлекеттik илмий жана илмий-техникалык уюмдар Кыргыз Республикасының мыйзамдарына ылайык гармактык аймактык билүмдердүү, илмий-изицеде уюмдарын, окуу-илмий, инженердик жана инновацийлык борбордору, технопарктарды, илмий-окуударлык комплекстерин түзүүтө укуктуу.

9. Мамлекеттik илмий жана илмий-техникалык уюмдардын жетекчилерин дайындоо жана башоттуу тартиби Кыргыз Республикасының Министрлер Кабинети тарафынан аныкталат.

10. Кесинтик жогорку билим берүү уюмдарынын илмий-изицеде институттарынын жетекчилерин дайындоо жана башоттуу тартиби майгарым укуктуу мамлекеттik орган тарафынан аныкталат.

11. Мамлекеттik змес илмий жана илмий-техникалык уюмдардын жетекчилерин дайындоо жана башоттуу тартиби алардын уюмдаштыруучу документтери менен аныкталат.

10-берене. Илмий жана илмий-техникалык уюмдары түзүүнүү, кайра үшүштүрүүнүү жана жөнүүнүн тартиби

1. Мамлекеттik илмий жана илмий-техникалык уюмдарды түзүү, кайра үшүштүрүү жана жөнүү алардын уюмдаштыруучусунун (уюмдаштыруучуларынын) чечими менен жүзеге аширылат.

2. Мамлекеттik змес илмий жана илмий-техникалык уюмдарды түзүү, кайра үшүштүрүү жана жөнүү алардын уюмдаштыруучусунун (уюмдаштыруучуларынын) чечими менен жүзеге аширылат.

3. Илмий жана илмий-техникалык уюмдар менчигинин түрүне карабастаан Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык мамлекеттik каттоодон оттууге тийчи.

11-берене. Кесинтик жогорку билим берүү уюмдарынын илмий жана илмий-техникалык ишни

1. Кесинтик жогорку билим берүү уюмдары билим берүү ишни менен катар илмий, илмий-техникалык жана илмий-инновацийлык ишти жүзеге аширылат, илмий-изицеде жана тажрыйбайлык-конструктордук ингерди, аның ичинде интеллектуалдык менчик объекттерине укужтарды ишке аширууну жургүртет.

6. Государственным научным и научно-техническим организациям могут предоставляться в безвозмездное пользование участки земель для организации научных, испытательных полигонов (геоэкологические, физические, химические) в соответствии с земельным законодательством Кыргызской Республики.

7. За сохранность и целевое использование переданного государственного имущества руководство государственной научной и научно-технической организации несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

8. Государственные научные и научно-технические организацииправе создавать отраслевые территориальные отделения, научно-исследовательские организации, учебно-научные, инженерные и инновационные центры, технопарки, научно-учебно-лечебные комплексы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

9. Порядок назначения и освобождения руководителей государственных научных и научно-технических организаций определяется Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

10. Порядок назначения и освобождения руководителей научно-исследовательских институтов образовательных организаций высшего профессионального образования определяется уполномоченным государственным органом.

11. Порядок назначения и освобождения руководителей негосударственных научных и научно-технических организаций определяется их учредительными документами.

Статья 10. Порядок создания, реорганизации и ликвидации научных и научно-технических организаций

1. Создание, реорганизация и ликвидация государственных научных и научно-технических организаций осуществляются решением Кабинета Министров Кыргызской Республики.

2. Создание, реорганизация и ликвидация негосударственных научных и научно-технических организаций осуществляются решением их учредителя (учредителей).

3. Научные и научно-технические организации независимо от формы собственности подлежат государственной регистрации в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.

Статья 11. Научная и научно-техническая деятельность образовательных организаций высшего профессионального образования

1. Образовательные организации высшего профессионального образования, наряду с образовательной деятельностью, осуществляют научную, научно-техническую и научно-инновационную деятельность, проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе реализацию прав на объекты интеллектуальной собственности.

2. Образовательные организации высшего профессионального образования, а также их научные и научно-технические работники имеют право на участие в конкурсах научных, научно-технических и научно-инновационных программ и проектов, финансируемых из республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

2. Кесиптік жогорку білім беруу укомдары, ошоңдай эле алардын илімий жана илімий-техникалық қызметкерлері республикалық бюджеттен жана Кыргыз Республикасының мыйзамдарында түво салынған башка булактардан көркемдікке илімий, илімий-техникалық жана илімий-инновациялық программалар менен долбоорпордудың конкурстарына катышууга укуктуу.

3. Кесиптік жогорку білім беруу укомдарының илімий, илімий-техникалық жана илімий-инновациялық иши білім беруу укомунуң тарағанда, окумуштуу катышында жана илімдин багыттары боянча жетекшөөчү окумуштуупар болуп саналған мүчелерден түркии илімий-техникалық көңсөн тарағынан башкарылат. Илімий-техникалық көңсөн түзүүнү жана ишнин тартиби майтарым укуктуу мамлекеттік орган тарағынан аныкталат.

4. Илімий-техникалық көңсөн илімий гранттарды болуп беруге, илімий иззілдеордудың дәлгеззян жогорулатууга жана кесиптік жогорку білім беруу укомунун ичинде илімий иззілдеордун артычылыктуу багыттарын аныктоого жана алардын нытыйжаларын индуруштук жана социалдық чыбреңдүүт майтарым укуктуу.

5. Илімий гранттар илімий жана илімий-техникалық иззілдеорду жүргүзүүтүү белгүнот жана жогорку кесиптік білім беруу укомунун жетекчилігі тарағынан бекитилген жана білім беруу укомунуң камкорчулук көңсөн менен мақұлдашылган сметага ылайык кесиптік жогорку білім беруу укомунун атабын каржактасылыштан каржактасылат.

Кесиптік жогорку білім беруу укомдары Кыргыз Республикасының мыйзамдарында белгилінген тартиптеге илімий лабораторияларды, илімий-иззілде институттарын, илімий-білім беруу борборлорун, таңкрайбалык индурушттердүү, долбоорло-конструкторордук укомдарды, технопарктарды, технополистерди, ошоңдай эле илімий-білім беруу консорциумдарын, өзбекстандың көмөндөрдү түзүүгө жана илімий, илімий-техникалық жана илімий-инновациялық иштән нытыйжаларын ишке ашыруудан киреме алууга укуктуу.

6. Жогорку кесиптік білім берууны мамлекеттік білім беруу укомдары илімий-инновациялық аялтуу учүн бизнес түзүмдору жана ишкапалар менен бергелешин иштөө учүн жайларды жана жер участоктарды пайдалана алашыт.

7. Жогорку кесиптік білім беруу укомдары атабын каржактасылыштын көмінде бир пайызын білім беруу укомунун ичинде илімдиң инфраструктурунгы белгүтүү міндеттүү.

12-берене. Илімий қызметкерлерди даярдо, кайра даярдо, тақшалыдан откөрүү, квалификациясын жогорулатуу жана аттестациялар

1. Квалификациялуу илімий кадрларга жана зарыл материалдык-техникалық базага ээ болгон илімий жана илімий-техникалық укомлар, кесиптік жогорку білім беруу укомдары илімий қызметкерлерди жана илімий-педагогикалық кадрларды даярлоону, кайра даярлоону, тақшалыдан откөрүүнү жана квалификациясын жогорулатууну белгилінген тартиптеге жүзеге ашырууга укуктуу.

2. Мамлекеттік илімий жана илімий-техникалық укомдар, кесиптік жогорку білім беруу укомдары илімий, илімий-техникалық қызметкерлерди жана илімий-педагогикалық кадрларды даярлоону, кайра даярлоону, тақшалыдан откөрүүнү жана квалификациясын жогорулатууну Кыргыз Республикасының Министрлер Кабинети аныктаган тартиптеге республикалық бюджеттін зөсбинен жүзеге ашыра алат.

3. Научная, научно-техническая и научно-инновационная деятельность образовательных организаций высшего профессионального образования управляется научно-техническим советом образовательной организации, состоящим из председателя, ученого секретаря и членов, являющихся ведущими учеными по направлением науки. Порядок формирования и деятельности научно-технического совета определяется уполномоченным государственным органом.

4. Научно-технический совет уполномочен выделять научные гранты, повышать уровень научных исследований и определять приоритетные направления научных исследований внутри образовательной организации высшего профессионального образования и внедрять их результаты в производственную и социальную сферы.

5. Научные гранты выделяются на проведение научных и научно-технических исследований и финансируются из специальных средств образовательной организации высшего профессионального образования в соответствии со сметой, утвержденной руководством образовательной организации высшего профессионального образования в согласованной с попечительским советом образовательной организации.

Образовательные организации высшего профессионального образованияправе создавать научные лаборатории, научно-исследовательские институты, научно-образовательные центры, опытные производства, проектно-конструкторские организации, технопарки, технополисы, а также научно-образовательные консорциумы, хозяйствственные общества в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и получать доходы от реализации результатов научной, научно-технической и научно-инновационной деятельности.

6. Государственные образовательные организации высшего профессионального образования могут использовать помещения и земельные участки для совместной работы с бизнес структурами и предприятиями для научно-инновационного развития.

7. Образовательные организации высшего профессионального образования обязаны выделять не менее одного процента от специальных средств на развитие науки внутри образовательной организации.

Статья 12. Подготовка, переподготовка, стажировка, повышение квалификации и аттестация научных работников

1. Научные и научно-технические организации, образовательные организации высшего профессионального образования, располагающие квалифицированными научными кадрами и необходимой материально-технической базой, вправе осуществлять подготовку, переподготовку, стажировку и повышение квалификации научных работников и научно-педагогических кадров в установленном порядке.

2. Государственные научные и научно-технические организации, образовательные организации высшего профессионального образования могут осуществлять подготовку, переподготовку, стажировку и повышение квалификации научных, научно-технических работников и научно-педагогических кадров за счет республиканского бюджета в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

3. Илимий жана илимий-техникалык уюмдар, кесиптик жогорку билим берүү уюмдары окумуштуулук даражаларды издениши алуу учун диссертацияларды коргоо бөюнчя көмөштерди түзүүгө белгиленген тартиштеге китишүүгүү агуултуу.

4. Илимий кызметкерлер 5 жылда бирден кем эмс жолу аттестациядан атшот. Илимий кызметкерлердиди аттестациядоон еткерүүнүн тартиби илимий жана илимий-техникалык уюм тарафынан өз алдыңчы аныкталат.

5. Кыргыз Республикасында илимдин докторунун, илимдин кандидаттынын, философия докторунун (PhD), тармак бөюнчя доктордун окумуштуулук даражалары, профессордун, доценттин жана улук илимий кызметкердин окумуштуулук наамдары белгиленет.

6. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестационлык комиссия жогорку квалификациялдуу илимий жана илемий-педагогикалык кадрларды аттестациялоону жүзеге ашырат, белгиленген тартиштеге окумуштуулук даражаларды берет жана окумуштуулук наамдарды ыйгарат.

7. Жогорку окуу жайынан хийинчи кесиптик билим берүүнүн уюштуруунун жана философия доктору (PhD) тармак бөюнчя доктор окумуштуулук даражасын ыйгаруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарафынан аныкталат.

13-берене. Илимий кызметкерлердин социалдык жактан коргоо

1. Мамлекеттик тапшырыкты иткаруучу мамлекеттик илимий, илимий-техникалык уюмдардын жана кесиптик жогорку билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү уюмдарынын илимий кызметкерлеринин эмгек акысына талоо Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарафынан белгиленген тартиштеге жүргүзүлөт.

2. Илимдин докторпоруна, илимдин кандидаттарына жана PhD докторпоруна окумуштуулук даражасы учун эмгек акысына Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети аныктаган тартиштеге устек белгиленет.

3. Илимдин докторпоруна узактыгы 48 жумушчу күн, илимдин кандидаттарына, PhD докторпоруна 36 жумушчу күнгө соозулган акы таленүүчүү эмгек оргутусу берилет.

4. Мамлекеттик илимий, илимий-техникалык уюмдардын жана кесиптик жогорку билим берүү уюмдарынын илимий кызметкерлерине Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык женилдиктер берилет.

5. Илимдин, илимий-техникалык жана инновациялык ишти, технологияны еңүктүрүүгө, аларды еңүктүрүшкө киргизүүгө салым кошкон, илимий, илимий-техникалык жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдооло айырмазсанын илимий, илимий-техникалык уюмдардын жана кесиптик жогорку билим берүү уюмдарынын илимий жана илимий-техникалык кызметкерлерди сыйзоо маасатында илим жана илимий-техникалык иш иштептеги мамлекеттик сыйлаштык издениши алууга, көрсөтүүлүп, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлаштарында жана башка ведомстволук сыйлаштарга көрсөтүүшүү мүмкүн.

3-глава. Илимий-техникалык маалыматтын укуктук негиздери

14-берене. Илимий-техникалык маалымат системасы

1. Илимий-техникалык маалымат системасы аркылуу маалыматтык продукцияны жайылтуу жана саяжаттуу деңгээлини жогорулаттуу бөюнчя чаралар жүзеге ашырылат, мамлекеттик маалыматтык борбороруна, илимий китепканаларга маалыматтардын,

3. Научные и научно-технические организации, образовательные организации высшего профессионального образования вправе участвовать в установленном порядке в создании советов по защите диссертаций на присуждение ученых степеней.

4. Научные работники проходят аттестацию не реже одного раза в 5 лет. Порядок проведения аттестации научных работников определяется научной и научно-технической организацией самостоятельно.

5. В Кыргызской Республике устанавливаются ученые степени доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD)/доктора по профилю, ученые звания профессора, доцента и старшего научного сотрудника.

6. Национальная аттестационная комиссия при Президенте Кыргызской Республики осуществляет аттестацию научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, присуждает ученые степени и присваивает ученые звания в установленном порядке.

7. Порядок организации послевузовского профессионального образования и присуждения ученой степени доктора философии (PhD)/доктора по профилю определяются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Статья 13. Социальная защита научных работников

1. Оплата труда научных работников государственных научных, научно-технических организаций и государственных образовательных организаций высшего профессионального образования, выполняющих государственный заказ, производится в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

2. Доctorам наук, кандидатам наук и докторам PhD устанавливается надбавка к заработной плате за учченую степень в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

3. Докторам наук предоставляется оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 48 рабочих дней, кандидатам наук, докторам PhD – 36 рабочих дней.

4. Научным работникам государственных научных, научно-технических организаций и организаций высшего профессионального образования предоставляются льготы в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики.

5. В целях поощрения научных и научно-технических работников научных, научно-технических организаций и организаций высшего профессионального образования, внесшие вклад в развитие науки, научно-технической и инновационной деятельности, технологии, их внедрение в производство, отличающиеся в подготовке научных, научно-технических и научно-педагогических кадров, могут быть выдвинуты на соискание государственной премии в области науки и научно-технической деятельности, представляемы к государственным наградам Кыргызской Республики и другим ведомственным наградам.

Глава 3. Правовые основы научно-технической информации

Статья 14. Система научно-технической информации

1. Через систему научно-технической информации осуществляются меры по распространению и повышению качественного уровня информационной продукции, оказывается необходимая поддержка для поступления информации, литературы,

мамлекеттік маалыматтың борборлоруна, илімнің кітепханаларға маалыматтардың, алабиқттардың, мәзгилдүй басылыштардың көзөп түшүсү учун зарыл болған колдоу корсатыледі, илімнің-техникалық маалыматтың ачылтығына, жаңынға жеткіліктүүшүгү жина сакталышына көмек берсетулет.

2. Мамлекеттік, қызметтік және коммерциялық сыр болуп саналған маалыматтардың шаштауда жеткіліктүүлүктүү чөттөенү тартиби Кыргыз Республикасының маалымат жиынтындағы мыйзамдары менен аныкталат.

15-беренсі. Илімнің-техникалық маалыматтың улуттук системасы

1. Кыргыз Республикасының илімнің-техникалық маалыматтың улуттук системасы озузге томенкүдей ресурстардың камтыйт:

1) илімнің-техникалық кітептерден, журналдардан жана броншоралардан, мәзгилдүй жана узаңтылуучу басылыштардан, патенттердің жана ғындық-техникалық документтердин фонддорунун жыйнитылышын;

2) илімнің изилдеулер жана техникалық иштеп чыгуулар жөнүндө отчеттердүү, диссертацияларды, чет елкалар жана илімнің-техникалық алабиқттарды жана документтердин көртмөлорун жана дубликаттарын;

3) маалыматтар базасы жана бағыт, шыны ичинде зарыл болған маалыматтың идеялық аппараты жана мамлекеттік органдардың жана илімнің-техникалық маалымат жана ғындыктарының, илімнің жана ал арасынкі уюмдардың, кітепханалардың, коммерциялық борборлордуң, менчигинин түрүнде карабастай иши илімнің-техникалық маалымат менен байланышкан ишкандардың, мекемелердин жана уюмдардың менчигинде, тескесүнде, пайдалануусунда болған маалыматтарды салтоону, институттардың жана берүүнүн тиешелүү техникалық наражаттары.

2. Мамлекеттік каражытына түзүлген, илімнің-техникалық маалыматтың мамлекеттік ресурстарының камтыйтада илімнің-техникалық маалыматтың улуттук системасы коомдук көңіл болуп саналат жана менчистештирілүүгө тибіш змес.

3. Илімнің-техникалық маалыматтың улуттук системасының ресурстары Кыргыз Республикасының мыйзамдарында белгилендеген тартибте жөнеке анынтуға жана күттегүү тибине.

4. Илімнің-техникалық маалыматтың мамлекеттік ресурстарын түзүүнү, алмашуунун жана пайдалануунун тартиби ыңғарым укуктуу мамлекеттік орган тарбыбынан жол-жоболоштуруладат.

16-беренсі. Илімнің-техникалық маалымат чойрасындағы укуктук мамилелер

1. Илімнің-техникалық маалымат менчик укугунун, эзлік қылнуунун, пайдалануунун жана тескеенүү объекттері болушу мүмкүн. Илімнің-техникалық маалыматтың түзүүтө кітапшылар жараша ал мамлекеттік, жеке менчик укугудагы кандай болбосуя жеке жана юрайдикалық жақтардың менчиги болушу мүмкүн.

2. Мамлекеттік, ишкандардың, уюмдардың жана илімнің-техникалық маалымат чойрасында иш жүргүзген жарандардың илімнің-техникалық маалыматтың ресурстары Кыргыз Республикасының мыйзамлары менен жөнеке салынуучу товардық мамилелердин объекттері болушу мүмкүн.

Периодикин в государственные информационные центры, научные библиотеки, содействие открытости, общедоступности и сохранению научно-технической информации.

2. Порядок ограничения доступа к получению и распространению информации, являющейся государственной, служебной или коммерческой тайной, определяется законодательством Кыргызской Республики в области информации.

Статья 15. Национальная система научно-технической информации

1. Национальная система научно-технической информации Кыргызской Республики включает в себя следующие ресурсы:

1) совокупность фондов научно-технических книг, журналов и брошюр, периодических и продолжающихся изданий, патентной и нормативно-технической документации;

2) отчеты о научных исследованиях и технических разработках, диссертации, переводы и дубликаты зарубежной научно-технической литературы и документов;

3) базы и банки данных, включая необходимый справочно-поисковый аппарат и соответствующие технические средства хранения, обработки и передачи информации, имеющиеся в собственности, распоряжении, пользовании государственных органов и служб научно-технической информации, научных и международных организаций, библиотек, коммерческих центров, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, деятельность которых связана с научно-технической информацией.

2. Национальная система научно-технической информации, созданная на средства государства, содержащая государственные ресурсы научно-технической информации, является общественным достоянием и приватизация не подлежит.

3. Ресурсы национальной системы научно-технической информации подлежат учету и регистрации в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

4. Порядок формирования, обмена, предоставления и использования государственных ресурсов научно-технической информации регламентируется уполномоченным государственным органом.

Статья 16. Правовые отношения в сфере научно-технической информации

1. Научно-техническая информация может быть объектом права собственности, владения, использования и распоряжения. В зависимости от участия в создании научно-технической информации она может быть собственностью государства, любых физических и юридических лиц на праве частной собственности.

2. Ресурсы научно-технической информации государства, предприятий, организаций и граждан, осуществляющих деятельность в сфере научно-технической информации, могут быть объектами товарных отношений, регулируемых законодательством Кыргызской Республики.

3. Основным документом, регламентирующим отношения между собственником научно-технической информации и потребителем, является договор, заключенный между ними в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.

4-жылдың жана илмий-техникалык иш чөйрөсүндөгү мамлекеттиск органдардын компетенциясы

18-берене. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинеттиниң компетенциясы

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети:

- 1) илмий, илмий-техникалык, илмий-инновациялык жана илмий-малыматтык иш чөйрөсүндөгү чөнөмдөк укуктук актышарды бекитет;
- 2) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналған, мыйзамдарда белгилендеги тартибте күчүнө киргөн за аралык көлиништерге ылайык мамлекеттиск илмий жана илмий-техникалык уюмдарды, анын ичинде башка мамлекеттер жана чет еңелүк уюмдар менен бергелешкен уюмдарды түзөт жана жоёт;
- 3) илмиди жана илмий-техникалык маалымат системасын өнүктүрүүгө инвестицияларды тартуу боюнча чараларды көрөт;
- 4) илмий жана илмий-техникалык уюмдардын ишине дем берүүчү үшүтүрүүчүлүк, экономикалык жана укуктук механизмдерди түзөт;
- 5) илмий жана илмий-техникалык чөйрөде кызметтешүү жөнүндө оқметтер арасын макулдаштууларды, көлиништерди түзөт, за аралык илмий-техникалык хысметчиштүүлүк чөйрөсүндөгү илмий жана илмий-техникалык уюмдардын ишин координациялайт;
- 6) илмий жана илмий-техникалык потенциалды калыптандыруу жана натыйжалуу пайдалануу үчүн социалдык-экономикалык, үшүтүрүүчүлүк, укуктук шарттарды камсыз кылат;
- 7) илмий изилдөөлөрдү, илмий-техникалык программаларды жана долбоорорду каржылайт, ошондой эле белүүгөн каражаттардын максаттуу пайдаланылышын контролдейт;
- 8) фундаменталдык жана көндөнмө илмий изилдөөлөрдүн артыкчылыктуу багыттары боюнча ресурстардын концентрациясын камсыз кылат;
- 9) илмий-техникалык продукциянын рыногуту түзөт жана илмидин, илмий-техникалык жана илмий-инновациялык иштимак жетишкендиктерин индүстрүшкө жана социалдык чөйрөгө кирилизүүтөө камек көрсөттөт;
- 10) кесиптөк жөгорку билүм берүү уюмдарынын, илмий жана илмий-техникалык уюмдардын базасында адистепширилген илмий-изилдөө жана окуу-өндүрүштүк уюмдарды түзүүнү камсыз кылат;
- 11) мамлекеттиск илмий жана илмий-техникалык уюмдардын жетекчилерин дайындоону жана боштууини тартибин иштектайт;
- 12) илмий жана илмий-педагогикалык кадрларды лаярдоону тартибин иштектайт;
- 13) жөгорку окуу жайынан кийинки кесиптөк билүм берүүнү үшүннүүрүүнү жана философия доктору (PhD)/тармак боюнча доктор окумуштуулук даражасын ыйтаруунү тартибин иштектайт;
- 14) улуттук илмий, илмий-техникалык жана илмий-инновациялык программаларды түзөт;

Глава 4. Компетенция государственных органов в сфере научной и научно-технической деятельности

Статья 18. Компетенция Кабинета Министров Кыргызской Республики

Кабинет Министров Кыргызской Республики:

- 1) утверждает нормативные правовые акты в сфере науки, научно-технической, научно-инновационной и научно-информационной деятельности;
- 2) создает и управляет государственные научные и научно-технические организации, в том числе совместные с другими государствами и иностранными организациями, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и вступившими в силу в установленном законодательством порядке международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика;
- 3) принимает меры по привлечению инвестиций в развитие науки и системы научно-технической информации;
- 4) создает организационные, экономические и правовые механизмы, стимулирующие деятельность научных и научно-технических организаций;
- 5) заключает межправительственные соглашения, договоры о сотрудничестве в научной и научно-технической сфере, координирует деятельность научных и научно-технических организаций в сфере международного научно-технического сотрудничества;
- 6) обеспечивает социально-экономические, организационные, правовые условия для формирования и эффективного использования научного и научно-технического потенциала;
- 7) финансирует научные исследования, научно-технические программы и проекты, а также контролирует целевое использование выделенных средств;
- 8) обеспечивает концентрацию ресурсов по приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований;
- 9) создает рынок научно-технической продукции и способствует внедрению достижений науки, научно-технической и научно-инновационной деятельности в производственную и социальную сферы;
- 10) обеспечивает формирование специализированных научно-исследовательских и учебно-производственных организаций на базе образовательных организаций высшего профессионального образования, научных и научно-технических организаций;
- 11) определяет порядок назначения и освобождения руководителей государственных научных и научно-технических организаций;
- 12) определяет порядок подготовки научных и научно-педагогических кадров;
- 13) определяет порядок организации послевузовского профессионального образования и присуждения ученой степени доктора философии (PhD)/доктора по профилю;
- 14) формирует национальные научные, научно-технические и научно-инновационные программы;
- 15) определяет правила проведения и порядок организации независимой научной и научно-технической экспертизы и их структуру;

3. Илимий-техникалык маалыматтын меччиң төснүү жана көркөтөөчүүнүн ортосундагы мамилелердиң жонго салуучу негизги документ болуп аладын ортосунда Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарынын ылайык түзүлгөн келишиш саналат.

4. Сатып алууну-сатууну жүзеге ашырууда илимий-техникалык маалыматты, интеллектуалдык меччиңти, автордук укукту, мамлекеттик жана коммерциялык сырды, илимий-техникалык маалыматтын меччиң төснүү жана маалыматтык продуктупарды жана кызыгыттарды берүүгүн чаржадардын мыйзамдуу укуктарын жана кызычталыктарын коргоо Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарынын ылайык камсыз кылышат.

5. Чет елкелүк юридикалык жана жеке жактар, ошондой эле жирандатын жок адамдар Кыргыз Республикасынын аймагында чет елкелүк инвестицияларды жана ишкердик ишти жөн-жоболоштуруучу Кыргыз Республикасынын коддоонуудагы мыйзамдарынын негизинде илимий-маалыматтык ишке китиш алынат.

17-берене. Илимий-техникалык маалымат системасынын пайдалануу

1. Илимий-техникалык маалыматты көркөтөчүлөр маалыматтык ресурстарды пайдаланууга бардай укуктарга ээ. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ылайык жеткиликтүүлүгүн чөткөлгөн маалымат буга кирбейт.

2. Илимий-техникалык маалыматтын ресурстары акысыз да, келишемдик (акы төмөнүүтү) негизде да берилет.

3. Илимий-техникалык маалыматтын мамлекеттик системасынын уюмдары илимий-техникалык маалыматтын издеенүү жана көркөтөчүлөргө берүүнүн акысыз негизде жүзеге ашырат.

4. Илимий-техникалык маалыматты талдоонуу, баалсоонуу жана жашылоонун негизинде илимий-техникалык маалыматтын мамлекеттик системасынын уюштурууку даярдагы серентер, аналитикалык жана фактографиялык маалыматтар, маалыматтык продуктупардын башка түрлөрү коммерциялык негизде ишке ашырылат, аларды мамлекеттик библиотеки жана башкаруунун жөргөк органдарына берүү акысыз жургүзүлөт.

5. Илим жана техника жазтындагы басма чыгармаларды агартуучулук миссатта репродукциялоо пайды алbastын жүзеге ашырылат.

6. Ээ жебинен түзүлгөн илимий-техникалык маалымат ресурстары бар меччиңтиң бардык формаларындагы ишканалар жана уюмдар маалыматтык продуктупарды жана кызметтарды келишимилик негизде берилет.

7. Илимий-техникалык маалыматтын улуттук ресурстарын түзүү учун зарыл болгон чет елкелүк илимий-техникалык айдабияттарды жана документтерди, маалыматтар базаларын жана банктарын сатып алуу еэ ара алмашшуу бөюнча же болбосо маалыматтык ишти жүзеге ашыруучу ишканалардын жана уюмдардын каржактарынын зөбүйин жүргүзүлөт.

8. Мамлекеттик бюджеттен каржылангуучу ишканалардын жана уюмдардын чет елкелүк илимий-техникалык маалымат ресурстарын түзүү учун каржактар Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинде максаттуу багыт менен каралат.

4. При осуществлении купли-продажи охрана научно-технической информации, интеллектуальной собственности, авторского права, государственной и коммерческой тайны, законных прав и интересов собственников научно-технической информации и организаций, представляющих информационные продукты и услуги, обеспечивается в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.

5. Иностранные юридические и физические лица, а также лица без гражданства могут участвовать в научно-информационной деятельности на основе действующего законодательства Кыргызской Республики, регламентирующего иностранные инвестиции и предпринимательскую деятельность на территории Кыргызской Республики.

Статья 17. Использование системы научно-технической информации

1. Потребители научно-технической информации обладают равными правами на пользование информационными ресурсами. Исключение составляет информация с ограниченным доступом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

2. Ресурсы научно-технической информации предоставляются как на бесплатной, так и на договорной (платной) основе.

3. Организации государственной системы научно-технической информации осуществляют поиск и передачу потребителям научно-технической информации на бесплатной основе.

4. Обзоры, аналитические и фактографические справки, другие виды информационных продуктов, которые готовят организации государственной системы научно-технической информации на основе анализа, оценки и обобщения научно-технической информации, реализуются на коммерческой основе, представление их в высшие органы государственной власти и управления осуществляется бесплатно.

5. Репродуцирование печатных произведений в области науки и техники в просветительских целях осуществляется без получения прибыли.

6. Предприятия и организации всех форм собственности, имеющие ресурсы научно-технической информации, сформированные за свой счет, предоставляют информационные продукты и услуги на договорной основе.

7. Приобретение зарубежной научно-технической литературы и документации, баз и банков данных, необходимых для формирования национальных ресурсов научно-технической информации, производится по взаимному обмену либо за счет средств предприятий и организаций, осуществляющих информационную деятельность.

8. Средства для создания ресурсов зарубежной научно-технической информации предприятий и организаций, финансируемых из государственного бюджета, предусматриваются в республиканском бюджете Кыргызской Республики целевым назначением.

- 15) көз караадысын иштеги жана илмий-техникалык экспертизаны аткаруунуң
арежелерен жана уюштуруунун тартибин, алардын түзүмүн шыктайт;
- 16) илмий жана илмий-техникалык иштеги базалык, программалык-максаттуу
жана гранттык киржалысну ашыруунун тартибин аныктайт.

19-берене. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенцинеси

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясына томонкуулор кирет:

- 1) илмий, илмий-техникалык, илмий-маддимат жана илмий-инновациялык иш чөйрөсүнде мамлекеттик саясатты түзүү жана жүзеге ашыруу, илм, илмий-техникалык, илмий-маддиматтык жана илмий-инновациялык иш жалтында гарнактар аралык координацияну жүзеге ашыруу;
- 2) мамлекеттик тишиштактын алкагында мамлекеттик илмий, илмий-техникалык программалардын жана фундаменталдык жана колдонмо илмий изилдеөлөрдүн долбоорорунуз тизмегин түзүү;
- 3) республиканык бюджеттен карыслануучу илмий, илмий-техникалык программалардын жана фундаменталдык жана колдонмо илмий изилдеөлөрдүн конкурсууда откөрүү;
- 4) илм, илмий-техникалык, илмий маддиматтык жана илмий-инновациялык иш чөйрөсүндөгү чөнөмдөк укуктуук актыларды иштөл чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине бекитүүтөө кыргызуу;
- 5) тармактык мамлекеттик органдардын илмий-техникалык көнештеринен ишнэе координациялоо;
- 6) мамлекеттик тишиштактын алкагында ишке ашырылуучу илмий, илмий-техникалык программалардын жана фундаменталдык жана колдонмо илмий изилдеөлөрдүн долбоорорунуз натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү жана баа берүү;
- 7) илмий жана илмий-педагогикалык кадртарды даярдоону координациялоо;
- 8) илмий жана илмий-техникалык уюмдардын ишнини натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү жана баа берүү;
- 9) илмий жана илмий-техникалык уюмдардын маддиматтар базасын түзүү;
- 10) илмий, илмий-техникалык программалар жана фундаменталдык жана колдонмо илмий изилдеөлөрдүн долбоороруу бөөнчө маддиматтар базасын түзүү;
- 11) республиканык бюджеттен каржылануучу илмий, илмий-техникалык программалардын жана фундаменталдык жана колдонмо илмий изилдеөлөрдүн долбоороруу жана алардын аткарылышы бөөнчө отчетторду мамлекеттик зөнгө шуулуу уюштуруу;
- 12) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын алкагында Илмий-техникалык көнешти түзүү;
- 13) илмий кызметкерлерди, окутуучуларды, ашестерди окутуучулук жана илмий-изилдөө иштеринде, илмилүү жана билим берүүнү интеграциялоонун башка формаларында таасилемден оттүү, алкапшылыштын интөөсүнө комектештүү;
- 14) базалык киржалоо формасы бөөнчө илмий жана илмий-техникалык уюмдардын тизмессин аныктасу жана бекитүү;
- 15) илм жана инновациялар жалтында статистикалык жана маддиматтык камсыз кылшууну уюштуруу;

- 16) определяет порядок реализации базового, программно-целевого и грантового финансирования научной и научно-технической деятельности.

Статья 19. Компетенция уполномоченного государственного органа

В компетенцию уполномоченного государственного органа входят:

- 1) формирование и осуществление государственной политики в сфере науки, научно-технической, научно-информационной и научно-инновационной деятельности, осуществление межотраслевой координации в области науки, научно-технической, научно-информационной и научно-инновационной деятельности;
- 2) формирование перечня государственных научных, научно-технических программ и проектов фундаментальных и прикладных научных исследований в рамках государственного заказа;
- 3) проведение конкурса научных, научно-технических программ и проектов фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых из республиканского бюджета;
- 4) разработка и внесение на утверждение в Кабинет Министров Кыргызской Республики нормативных правовых актов в сфере науки, научно-технической, научно-информационной и научно-инновационной деятельности;
- 5) координация деятельности научно-технических советов отраслевых государственных органов;
- 6) проведение мониторинга и оценка эффективности научных, научно-технических программ и проектов фундаментальных и прикладных научных исследований, реализуемых в рамках государственного заказа;
- 7) координация подготовки научных и научно-педагогических кадров;
- 8) мониторинг и оценка эффективности деятельности научных и научно-технических организаций;
- 9) составление базы данных научных и научно-технических организаций;
- 10) составление базы данных о научных, научно-технических программах и проектах фундаментальных и прикладных научных исследований;
- 11) организация государственного учета научных, научно-технических программ и проектов фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых из республиканского бюджета, и отчетов по их выполнению;
- 12) создание Научно-технического совета при уполномоченном государственном органе;
- 13) содействие стажировке, работе по совместительству научных работников, преподавателей, специалистов по преподавательской и научно-исследовательской работах, другим формам интеграции науки и образования;
- 14) определение и утверждение списка научных и научно-технических организаций по форме базового финансирования;
- 15) организация статистического и информационного обеспечения в области науки и инноваций;
- 16) определение порядка проведения государственной аттестации/аккредитации научно-технической организаций;

16) илмий-техникалык уюмдарды мамлекеттik иттешшиялоодон/акредитациялоодон еткерүүнү тартибىн аныктой;

17) кесиптик жогорку биллии беруу уюмдарынын илмий-изилдэв институттарынын жетекчилөрөн дайындоо жана баштооту тартибин аныктой;

18) мамлекеттik илмий, илмий-техникалык жана илмий-инновациялык программаларды жана долбоорпорду ишкандау мамлекеттik тагырыпты түзүүнүн жана конкурс еткерүүнү тартибىн жана механизмдерин аныктой;

19) мамлекеттik илмий, илмий-техникалык жана илмий-инновациялык программаларда жана долбоорпорду ишкандау бөөнчө алуулуу жүргүзүүнүн жана итчөтторду кабыл алуунун тартибина аныктой;

20) учурдагы кырдаанды талдоонун натыйжаларын жана көз караадысыз экспертердин коругуулупарын жана коомдук талкуулосуу пайдалинуу мезен Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык жана илмий-техникалык жастан инфоктурдун комплекстүү божомолунуу негизинде илмиди, илмий-техникалык жана илмий-инновациялык ишти инфоктурдун артыкчылыктуу багыттарын аныктой жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын алдыңызгы Илим, инновациялар жана технологиялар бөөнчө кенешке бекитүүгө киргизүү.

20-берене. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын алдыңызгы Илим, инновациялар жана жаңы технологиялар бөөнчө кенеш

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын алдыңызгы Илим, инновациялар жана жаңы технологиялар бөөнчө кенеш (мындал ары – Кенеш) майрам укуктуу мамлекеттik органды сунаруу бөөнчө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарафынан түзүлүүчү консультациялык орган болуп саналат.

Кенеш илмиди инфоктурдуу, илмий-техникалык жана инновациялык иштер менен байланышкан маселелерди кирооду мамлекеттik бийлик органдарынын, жергилиттүү алдыңызга башкараруу органдарынын, коомдук бирюмөлдердин, илмий жана илмий-техникалык уюмдардын из ара аракеттенүүсүн камсыз кылат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине илмий-инновациялык инфоктурдун чөйрөсүндүгү мамлекеттik саясияттын актуалдуу маселелери бөөнчө сунаштырын берет.

2. Кенештүү түзүү тартиби, курамы жана иш планы бир жыныстыгы аламдардын 70%дан ашыкаган инфоктурдун эске алуу мезен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарафынан бекитилет.

3. Кенеш Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине илмиди, илмий-техникалык жана инновациялык ишти инфоктурдун артыкчылыктуу багыттары бөөнчө сунаштарды кироого киргизет.

5-глава. Илмдин жана илмий-техникалык иштин артыкчылыктуу багыттарын түзүү жана ишке ашыруу

21-берене. Улуттук, мамлекеттik жана мамлекеттер арасынк илмий жана илмий-техникалык программалар жана долбоорлор

1. Улуттук илмий жана илмий-техникалык программалар жана долбоорор Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарафынан Кыргыз Республикасын

17) определение порядка назначения и освобождения руководителей научно-исследовательских институтов образовательных организаций высшего профессионального образования;

18) определение порядка и механизмов формирования государственного заказа и проведения конкурса на выполнение государственных научных, научно-технических и научно-инновационных программ и проектов;

19) определение порядка ведения учета и принятия отчетов по выполнению государственных научных, научно-технических и научно-инновационных программ и проектов;

20) определение приоритетных направлений развития науки, научно-технической и научно-инновационной деятельности на основе комплексного прогноза социально-экономического и научно-технического развития Кыргызской Республики с использованием результатов анализа текущей ситуации и заключений независимых экспертов и общественного обсуждения и внесение на утверждение в Совет по науке, инновациям и новым технологиям при Председателе Кабинета Министров Кыргызской Республики.

Статья 20. Совет по науке, инновациям и новым технологиям при Председателе Кабинета Министров Кыргызской Республики

1. Совет по науке, инновациям и новым технологиям при Председателе Кабинета Министров Кыргызской Республики (далее – Совет) является консультативным органом, формируемым Кабинетом Министров Кыргызской Республики по представлению уполномоченного государственного органа.

Совет обеспечивает взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и научно-технических организаций при рассмотрении вопросов, связанных с развитием науки, научно-технической и инновационной работы, а также предоставляет предложения Кабинету Министров Кыргызской Республики по актуальным вопросам государственной политики в сфере научно-инновационного развития.

2. Порядок формирования, состав и план деятельности Совета утверждаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики с учетом представительства не более 70 процентов лиц одного пола.

3. Совет вносит в Кабинет Министров Кыргызской Республики предложения по приоритетным направлениям развития науки, научно-технической и инновационной работы.

Глава 5. Формирование и реализация приоритетных направлений науки и научно-технической деятельности

Статья 21. Национальные, государственные и межгосударственные научные и научно-технические программы и проекты

1. Национальные научные, научно-технические программы и проекты формируются Кабинетом Министров Кыргызской Республики исходя из долгосрочных интересов развития Кыргызской Республики и направлены на решение важнейших социально-экономических проблем.

онкүтүрүүнүң узак мөөнөттүү кызычылыктарына жарада түзүлөт жана мазмалуу социалдык-экономикалык кайтгайшердүү чечүүгө багытталат.

2. Мамлекеттік илмий, илмий-техникалык программалар жана долбоорпор мамлекеттік ташымырка ылтайык конкурстуң негиздөө ыйгарынан укуктуу мамлекеттік органдар тарафынан түзүлөт.

3. Кыргыз Республикасы мамлекеттер арасында илмий, илмий-техникалык программаларды жана долбоорпордуң иштөн чыгуута жана жүзөгө ашырууга Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналат, мыңзамандарда белгилевген тартилте күчүнөн заларын көлиниңдердин иегизинде катышат.

22-берене. Илмий жана илмий-техникалык иш чойресүндөгү мамлекеттік ташымырьк

1. Тармактык мамлекеттік органдар мамлекеттік илмий жана илмий-техникалык программаларды жана фундаменталдык жана колдонмо илмий изилдеөлөрдүн долбоорпорунун темаларын ыйгарынан укуктуу мамлекеттік органды берет.

2. ыйгарынан укуктуу мамлекеттік органды тиешелүү тармакта мамлекеттік ташымырькты түзүү үчүн мамлекеттік илмий жана илмий-техникалык, инновациялык программалардын жана долбоорпордуң берилген темаларын бөөнча конкурс еткерет.

3. Мамлекеттік ташымырьк мамлекеттік каржылоо менен кымсыз кылышат жана зарыл болгон материалдык-техникалык ресурстар менен колдоого алынат.

4. Мамлекеттік илмий жана илмий-техникалык программаларды жана долбоорпордуң ишкериликты түзүүнүң жана конкурс еткоруунун тартиби жана меканизмдерин ыйгарынан укуктуу мамлекеттік органды тарафынан аныкталат.

5. ыйгарынан укуктуу мамлекеттік органды республикалык бюджеттөй киржиллишүүчү ишке ашырылып жаткан илмий жана илмий-техникалык программалардын жана долбоорпордун эсебин жургүзөт жана илмий-техникалык маалыматтын улуттук ресурсун, Кыргыз Республикасынын илмий жана илмий-техникалык потенциалын күчтөтүү максатында илмий, илмий-техникалык жана илмий-инновациялык иштер жөнүндө отчетторду кабыл алат.

6. Мамлекеттік илмий жана илмий-техникалык программаларды жана долбоорпордуң ишкериликты түзүүнүң жана кабыл алуунун тартиби ыйгарынан укуктуу мамлекеттік органды тарафынан кабыл алынат.

7. Республикалык бюджеттөй киржиллишүүчү мамлекеттік илмий жана илмий-техникалык программалардын жана долбоорпордун ишкериликты түзүүнүң жана кабыл алуунун тартиби ыйгарынан укуктуу мамлекеттік органдын жана аларды ишке ашырууга жөнүлүк тармактык мамлекеттік органдарды расмий сайттарына жайгаштырылуп тишиш.

23-берене. Көз карандысыз илмий жана илмий-техникалык экспертиза жүргүзүү

1. Көз карандысыз илмий жана илмий-техникалык экспертиза илмиди, илмий-техникалык жана илмий-инновациялык ишти, тиешелүү илмий жана илмий-техникалык программаларды жана долбоорпордуң онкүтүрүүнү артыкчылыктуу багыттарынын түзүмүнү жана мазмунуну илмий иегиздүүлүп түзүү кымсыз азыдуу, илмий, илмий-техникалык жана илмий-инновациялык ишти жүзөгө ашыруунун социалдык-экономикалык жана башка кесептөрөнин аныктоо, илмий-техникалык

2. Государственные научные, научно-технические программы и проекты формируются уполномоченным государственным органом на конкурсной основе согласно государственному заказу.

3. Кыргызская Республика участвует в разработке и осуществлении международных научных, научно-технических программ и проектов на основе вступивших в силу в установленном законом порядке международных договоров, участникей которых является Кыргызская Республика.

Статья 22. Государственный заказ в сфере научной и научно-технической деятельности

1. Отраслевые государственные органы представляют темы государственных научных и научно-технических программ и проектов фундаментальных и прикладных научных исследований уполномоченному государственному органу.

2. Уполномоченный государственный орган проводит конкурс по представленным темам государственных научных и научно-технических, инновационных программ и проектов для формирования государственного заказа в соответствующей отрасли.

3. Государственный заказ обеспечивается государственным финансированием и поддерживается необходимыми материально-техническими ресурсами.

4. Порядок и механизмы формирования государственного заказа и проведения конкурса на выполнение государственных научных и научно-технических программ и проектов определяются уполномоченным государственным органом.

5. Уполномоченный государственный орган ведет учет реализуемых научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых из республиканского бюджета и принимает отчеты о научной, научно-технической и научно-инновационной деятельности в целях усиления национального ресурса научно-технической информации, научного и научно-технического потенциала Кыргызской Республики.

6. Порядок ведения учета и принятия отчетов по выполнению государственных научных и научно-технических программ и проектов принимается уполномоченным государственным органом.

7. Отчеты по выполнению государственных научных и научно-технических программ и проектов, финансируемых из республиканского бюджета, подлежат размещению на официальных сайтах уполномоченного государственного органа и отраслевых государственных органов, ответственных за их реализацию.

Статья 23. Независимая научная и научно-техническая экспертиза

1. Независимая научная и научно-техническая экспертиза проводится в целях обеспечения научной обоснованности структуры и содержания приоритетных направлений развития науки, научно-технической и научно-инновационной деятельности, соответствующих научных и научно-технических программ и проектов, определения социально-экономических и других последствий осуществления научной, научно-технической и научно-инновационной деятельности, анализа эффективности использования научно-технического потенциала, определения уровня исследований и их результатов.

2. Независимая научная и научно-техническая экспертиза проводится при участии представителей государственных и общественных организаций, а также специалистов, в том числе зарубежных.

потенциалды пайдалануунун натыйжалуулугун талдоо, изилдөөлөрдүн деңгээлини жана алардын натыйжаларыны шыктоо максатында жүргүзүлт.

2. Кез караңдысыз илимий жана илимий-техникалык экспертиза мамлекеттик жана коомдук уюмдардын екүйлерүүнү, ошондой эле адистердин, ални ичinde чет елкелүк адистердин катышуусу менен жүргүзүлт.

3. Экспертиза жүргүзүүгө илимий жана илимий-техникалык кызметкерлерди, адистерди, ошондой эле илимий жана илимий-техникалык уюмдардын окулдоруң тарту контракттын (келишиемдин) негизинде жүзөгө ашырылат.

4. Экспертиза жүргүзүүгө каражаттар илимий, илимий-техникалык жана илимий-инновациялык иштеги каржылоого жалпы чыгымдардын жөнөмүнде каралат.

5. Кез караңдысыз илимий жана илимий-техникалык экспертизының жүргүзүүтүрүштүү жарежелери жана уюштуруу тартиби жана алардын түзүү Кыргыз Республикасының Министрлөр Кабинети тарабынан аныкталат.

24-берене. Илимий, илимий-техникалык жана инновациялык иш чөйрөсүндөгү эл аралык кызметташтык

1. Илимий, илимий-техникалык жана илимий-инновациялык иш чөйрөсүндөгү эл аралык кызметташтык томенкүү жол менен жүзөгө ашырылат:

1) биргелешкен илимий изилдөөлөрүү, техникалык жана технологиялык институт чыгууларды, биргелешкен илимий-техникалык жана илимий-инновациялык программаларды жана долбоорлорду жүргүзүү;

2) чет елкелүк адистердин, эл аралык уюмдардын катышуусу менен биргелешкен изилдөөлөрдү жана институт чыгууларды жүргүзүү, интеллектуалдык мөнчүк объекттерин илимий-техникалык иштин субъекттеринин ортосундагы келишиимдердин негизинде илимий-техникалык продукцияна пайдалануу;

3) илимий-техникалык маалыматтарды эз ара алмашуу, бериккен мамлекеттөр аралык маалыматтардың фонддорду, маалыматтардың пайдалануу;

4) эл аралык конференцияларды, конгресстерди, симпозиумдарды откөрүү;

5) илимий, илимий-техникалык жана окутуучулук кадрларды, студенттерди, аспиранттарды жана докторанттарды эз ара алмашуу, адистерди биргелешкен даярдоо.

2. Илимий, илимий-техникалык иштин субъекттеринин эл аралык программаларды жана долбоорлорду ишке ашырууга катыша алат, чет елкелүк уюмдар менен макулдашууларды түзэ алат, чет елкелүк жана эл аралык илимий коомдордун, иессицияллардын жана бирликтердин ишине алардын мүчөлөрүнүн укутууда катыша алат, чет елкелүк уюмдар менен келишиимдердүй (контракттарды) жана башка макулдашууларды түзэ алат, Кыргыз Республикасының мыйзамдарына ылайык эл аралык симпозиумдарга жана башка иш-чаржарға катыша алат.

3. Кыргыз Республикасының аймагында алынган эл аралык илимий, илимий-техникалык жана инновациялык иштин натыйжалары Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартилте күчүнүе киргөн эл аралык келишиимдерге ылайык пайдаланылат.

4. Кыргыз Республикасының аймагындағы чет елкелүк илимий уюмдардын жана окумуштуулардын иши Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартилте күчүнүе киргөн эл аралык келишиимдер менен жөнөгө салынган.

3. Привлечение к проведению экспертным институтам и научно-техническим работникам, специалистов, а также представителей научных и научно-технических организаций осуществляется на основе контракта (договора).

4. Средства на проведение экспертизы предусматриваются в объемах общих затрат на финансирование научной, научно-технической и научно-инновационной деятельности.

5. Правила проведения и порядок организации независимой научной и научно-технической экспертизы и их структура определяются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Статья 24. Международное сотрудничество в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности

1. Международное сотрудничество в сфере научной, научно-технической и научно-инновационной деятельности осуществляется путем:

1) проведения совместных научных исследований, технических и технологических разработок, совместных научно-технических и научно-инновационных программ и проектов;

2) проведения совместных исследований и разработок с участием зарубежных специалистов, международных организаций, использования объектов интеллектуальной собственности в научно-технической продукции на основе договоров между субъектами научно-технической деятельности;

3) взаимного обмена научно-технической информацией, использования объединенных межгосударственных информационных фондов, банков данных;

4) проведения международных конференций, конгрессов, симпозиумов;

5) взаимного обмена научными, научно-техническими и преподавательскими кадрами, студентами, аспирантами и докторантами, совместной подготовки специалистов.

2. Субъекты научной, научно-технической деятельности могут участвовать в реализации международных программ и проектов, заключать соглашения с иностранными организациями, принимать участие в деятельности иностранных и международных научных обществ, ассоциаций и союзов на правах их членов, заключать договоры (контракты) и иные соглашения с зарубежными организациями, участвовать в международных симпозиумах и других мероприятиях в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3. Результаты международной научной, научно-технической и инновационной деятельности, полученные на территории Кыргызской Республики, используются в соответствии с вступившими в силу в установленном законодательством порядке международными договорами, участник которой является Кыргызская Республика.

4. Деятельность иностранных научных организаций и учёных на территории Кыргызской Республики регулируется вступившими в силу в установленном законодательством порядке международными договорами, участник которой является Кыргызская Республика.

**6-жылдың жана илимий-техникалык ишті каржылоо
жана материалдык-техникалык жакстан камсыз қылуу**

25-берене. Илимий жана илимий-техникалык уюмдарды материалдык-техникалык жакстан камсыз қылуу

Илимий жана илимий-техникалык уюмдарды материалдык-техникалык жакстан камсыз қытуу илимий жана илимий-техникалык уюмдарды, илимий-техникалык программаларды жана долбоорпорду, анын ичинде келишемдик негизде каржылоо жолу менен жүзеге ашырылат.

26-берене. Каржылоонун булактары

Илимий жана илимий-техникалык ишті каржылоонун булактары болуп томонкулер саналат:

- 1) Кыргыз Республикасынын жылдык чыгараштарынын көлемүүсүн бир пайыздан кем эмесин түзгөн республикалык бюджет;
- 2) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдым илим фонду;
- 3) бюджеттен тышкарлык фонддор;
- 4) жеке жана юрекендик жактардың ыктымдардуу каражаттары;
- 5) насылар жана гранттар;
- 6) илимий жана илимий-техникалык уюмдардын илимий-изилдөө, басма, консультациялык жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында таюу салынбаган башка киреше алым келүүчү иштеринен түшкөн каражаттары;
- 7) чөт олтолук жана ата мекендик инвестициялар.

27-берене. Илимий жана илимий-техникалык ишті мамлекеттик каржылоо

1. Илимий жана илимий-техникалык программаларды жана долбоорпорду мамлекеттик каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынин томонкудай формаларда жүзеге ашырылат:

- 1) базалык каржылоо;
- 2) программалык-максаттык;
- 3) гранттык каржылоо.

2. Базалык каржылоо илимий жана илимий-техникалык уюмдарга илимий инфраструктумду жиши мүлкүү, анын ичинде имарияттарды, жабдууларды жана материалдарды учурда камсыз қылуута, кызметкерлердин эмгек акысын толвого чөнөмдөттөр бөөнчча белүүнөт.

3. Программалык-максаттуу каржылоо конкурсстук таандоонун натыйжалары бөөнчча улуттук жана мамлекеттик илимий жана илимий-техникалык программаларды жана долбоорпорду ишке ашыруута жүзеге ашырылат.

4. Гранттык каржылоо конкурсстук таандоонун натыйжалары бөөнчча илимий жана инновациялык долбоорпорду колдоого Көнөш тарабынан аныкталуучу илимий багыттардын артычылыктарына ылайык жүзеге ашырылат.

Глава 6. Финансирование и материально-техническое обеспечение науки и научно-технической деятельности

Статья 25. Материально-техническое обеспечение научных и научно-технических организаций

Материально-техническое обеспечение научных и научно-технических организаций осуществляется путем финансирования научных и научно-технических организаций, научно-технических программ и проектов, в том числе на договорной основе.

Статья 26. Источники финансирования

Источниками финансирования научной и научно-технической деятельности являются:

- 1) республиканский бюджет Кыргызской Республики, составляющий не менее одного процента от его объема годовых расходов;
- 2) Фонд науки уполномоченного государственного органа;
- 3) внебюджетные фонды;
- 4) добровольные средства физических и юридических лиц;
- 5) кредиты и гранты;
- 6) средства научных и научно-технических организаций от научно-исследовательской, издательской, консультативной и другой приносящей доход деятельности, не запрещенной законодательством Кыргызской Республики;
- 7) иностранные и отечественные инвестиции.

Статья 27. Государственное финансирование научной и научно-технической деятельности

1. Государственное финансирование научных и научно-технических программ и проектов осуществляется из средств республиканского бюджета в следующих формах:

- 1) базовое финансирование;
- 2) программно-целевое;
- 3) грантовое финансирование.

2. Базовое финансирование выделяется научным и научно-техническим организациям по нормативам на текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества, в том числе зданий, оборудования и материалов, оплату труда сотрудников.

3. Программно-целевое финансирование осуществляется на реализацию национальных и государственных научных и научно-технических программ и проектов по результатам конкурсного отбора.

4. Грантовое финансирование осуществляется в соответствии с приоритетами научных направлений, определяемыми Советом на поддержку научных и инновационных проектов по результатам конкурсного отбора.

5. Илимий жана илимий-техникалык ишти базалык, программалык-максаттуу жана гранттык көркөлөсөнүү ишке ашыруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарафынан аныкталат.

6. Мамлекеттер аралык жана тармактар аралык илимий-техникалык келиншилдердин жана макулдаштуулардын негизинде ишке ашырылуучу илимий жана илимий-техникалык программаларды көркөлөсөнүү тартибтардан ортосундагы келиншилдик негизде улуттук катышуу тартибигинде жүзөгө ашырылат.

28-беренсі. Үйгөрүм укуктуу мамлекеттик органдын Илим фонду

1. Илимди, илимий-техникалык жана илимий-инновациялык ишти онуктурүүгө көмөктөшүү, көлөчтүү шаштап чыгууларды ондурушке киргизүү үчүн үйгөрүм укуктуу мамлекеттик органдын Илим фонду түзүлөт.

2. Үйгөрүм укуктуу мамлекеттик органдын Илим фондуунун каражаттары төмөнкүлөрдүн зөбөйсөн түзүлөт:

- 1) республиканык бюджеттин;
- 2) бюджеттен тышкаркы фонддордун;
- 3) жеке жана юридикалык жастардың ыктымдардуу каражаттарынын;
- 4) чет елкөлүк жана ата мекендик инвестициялардын;

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тынуу салынбатын башка колиз түшүүлөрдүн.

3. Үйгөрүм укуктуу мамлекеттик органдын Илим фондуунун каражаттары төмөнкүлөрөн бағытталат:

1) илимдин жана илимий-техникалык иштеги артыкчылыктуу бағыттары боюнча фундаменталдык жана колдонмо илимий изилдеөлөрдү, илимий-техникалык программаларды жана долбоорлорду, максаттуу илимий изилдеөлөрдү көркөлөсөн;

2) конкурсук негизде илимий жана илимий-техникалык кызметкерлердин, илимий жамааттардын жана уюмдардын илимий изилдеөлөрдүн мамлекеттик талшырык боюнча гранттарды көркөлөсөн;

3) тармактар аралык илимий-изайлдеө жана тақрыйбальк-конструкторордув иштерди онуктурүүнүн колдоого;

4) илимдин жана илимий-техникалык иштеги көлөчтүү жана жыны бағыттары боюнча илимий кадрларды даярдо программаларын ишке ашырууга, анын ичициде кадрларды чет елкөлөрдө даярдоого;

5) илимий жана илимий-техникалык маалыматтарды (журналдарды, электрондук материалдарды жана башкаларды) жарыялоо, сатып алуу жана камсыз кылуу;

6) илимий форумдарды (конгресстер, конференциялар, симпозиумлар жана башкалар) еткерүү жана аларга катышуу;

7) илимий инфраструктурун түзүү.

4. Илимий жана илимий-техникалык уюмдарга, мекичитинин түрүнө карабастан көспөткүү жогорку билим берүү уюмдарына, илимий жана илимий-техникалык кызметкерлерге, алардын жамааттарынан үйтпөлүк укуктуу мамлекеттик органды Илим фондуунун каражаттарынын зөбөйсөн грант алуу учун конкурса катышуута бирдей жетекшүүлүк камсыз кылышат.

5. Порядок реализации базового, программно-целевого и грантового финансирования научной и научно-технической деятельности определяется Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

6. Финансирование научных и научно-технических программ, реализуемых на основе межгосударственных и межотраслевых научно-технических договоров и соглашений, осуществляется в порядке долевого участия на договорной основе между заинтересованными сторонами.

Статья 28. Фонд науки уполномоченного государственного органа

1. Для содействия развитию науки, научно-технической и научно-инновационной деятельности, внедрения перспективных разработок в производство создается Фонд науки уполномоченного государственного органа.

2. Средства Фонда науки уполномоченного государственного органа образуются за счет:

- 1) республиканского бюджета;
- 2) внебюджетных фондов;
- 3) добровольных средств физических и юридических лиц;
- 4) иностранных и отечественных инвестиций;
- 5) иных поступлений, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

3. Средства Фонда науки уполномоченного государственного органа направляются на:

1) финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований, научно-технических программ и проектов, целевых научных исследований по приоритетным направлениям науки и научно-технической деятельности;

2) финансирование грантов по государственному заказу на научные исследования научных и научно-технических работников, научных коллективов и организаций на конкурсной основе;

3) поддержку развития межотраслевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

4) реализацию программ подготовки научных кадров по перспективным и новым направлениям науки и научно-технической деятельности, включая подготовку кадров за рубежом;

5) публикацию, приобретение и обеспечение научной и научно-технической информацией (журналы, электронные материалы и другие);

6) проведение и участие в научных форумах (конгрессы, конференции, симпозиумы и другие);

7) создание научной инфраструктуры.

4. Научным и научно-техническим организациям, образовательным организациям высшего профессионального образования независимо от форм собственности, научным и научно-техническим работникам, их коллективам обеспечивается равный доступ к участию в конкурсе на получение гранта за счет средств Фонда науки уполномоченного государственного органа.

3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети:
- 1) ушул Мыйзамды ишке ашируу беконча тиешелүү чараларды көрсүн;
 - 2) алты айлык мөөнөттө озушун чөнөмдүк укухтук актимларын ушул Мыйзамга тараптак көлтириңсөн.

Кыргыз Республикасынын
Президенти

Бишкек ш.
2023-жылдын 8-августу
№ 170



Жапаров

3. Кабинету Министров Кыргызской Республики:
- 1) принять соответствующие меры по реализации настоящего Закона;
 - 2) в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент
Кыргызской Республики

г. Бишкек
8 августа 2023 года
№ 170



Жапаров

5. Байгым уккүттү мамлекеттik органды Илим фонду жөнүндө жабо Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилет.

29-берене. Колдонмо илимий жана инновациялык изилдеөөлөрдү, долбоорлоо-конструкторлук жана технологиялык иштерди инфокүртүүнү мамлекеттik колдоо жана алардын натыйжаларын ондурушту пайдалануу

1. Ондурушту реконструкциялоо жана техникалык жактан кайра жабдуу угчы жана техникалык жана технологияларды түзүүгө, елдештүүргө жана көнсөнчүүгө бағытталған колдонмо илимий жана инновациялык изилдеөөлөр жана иштеп чыгуулар келиншидик вегизде жүргүзүлөт.

2. Мамлекет илмиди, илимий-техникалык жана илимий-инновациялык ишти инфокүртүүмүн артыкчылыктуу бағыттары боюнча фундаменталдык жана колдонмо илимий-инновациялык изилдеөөлөргө жана иштеп чыгууларга бюджеттик карижаттардың эсебисен финансыйлык колдоо көрсөтет.

3. Мамлекет ички жана тышкы рыноктун көркөтөвлөрүнө ылайык ондуруштун техникалык дөнгөлөлии жана продукциянын сапатын жогорулаттуу, техникини принципиалдуу жана түрлөрүн жана ресурстарды үзөмдөөчүү экологиялык коопсуз технологияларды түзүүгө жана елдештүүргө, оболот табууларды пайдаланууга көмектешет.

4. Онцуккөн илимий-техникалык потенциалы бар менчигинин түрүнө карабастап илимий жана илимий-техникалык уюмдар аларга максаттуу насыхаларды жана субсидияларды, мамлекеттik типшүркөттөрдө жана Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык экономикалык дем берүүнүн башка түрлөрүн берүү жолу менен колдоого альянт.

7-жана. Корутунду жоболер

30-берене. Ушул Мыйзамдың күчүнө кириши

1. Ушул Мыйзам расмий жарыкланган күндөн тартып күчүнө көрсет.

2. Теменкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) "Илимий-техникалык маалымат системасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 8-октябрьдагы № 108 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Жарчысы, 2000-ж., № 2, 99-ст.);

2) "Илимий-техникалык маалымат системасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына «өзөртүүлөр жана толуктоозор киргизүү тууралу» Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 16-марта дагы № 54 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Жарчысы, 2005-ж., № 7, 495-ст.);

3) "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларынын өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 10-октябрьдагы № 170 Мыйзамынын 17-беренесе (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Жарчысы, 2012-ж., № 9, 2862-ст.);

4) "Илим жөнүндө жана мамлекеттik илимий-техникалык савсаттын истиздери тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 16-июнудагы № 103 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Жарчысы, 2017-ж., № 6, 506-ст.).

5. Положение о Фонде науки уполномоченного государственного органа утверждается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Статья 29. Государственная поддержка развития прикладных научных и инновационных исследований, проектно-конструкторских и технологических работ и использование их результатов в производстве

1. Прикладные научные и инновационные исследования и разработки, направленные на создание, освоение и широкое распространение новой техники и технологий для реконструкции и технического перевооружения производства, проводятся на договорной основе.

2. Государство оказывает финансющую поддержку за счет бюджетных средств фундаментальным и прикладным научно-инновационным исследованиям и разработкам по приоритетным направлениям развития науки, научно-технической и научно-инновационной деятельности.

3. Государство способствует повышению технического уровня производства и качества продукции в соответствии с потребностями внутреннего и внешнего рынка, созданию и освоению принципиально новых видов техники и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий, использованию изобретений.

4. Научные и научно-технические организации, независимо от форм собственности, располагающие развитым научно-техническим потенциалом, поддерживаются путем предоставления им целевых кредитов и субсидий, государственных заказов и иных видов экономического стимулирования в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.

Глава 7. Заключительные положения

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

2. Признать утратившим силу:

1) Закон Кыргызской Республики «О системе научно-технической информации» от 8 октября 1999 года № 108 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2000 г., № 2, ст. 99);

2) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О системе научно-технической информации» от 16 марта 2005 года № 54 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2005 г., № 7, ст. 495);

3) статью 17 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 10 октября 2012 года № 170 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2012 г., № 9, ст. 2862).

4) Закон Кыргызской Республики «О науке и об основах государственной научно-технической политики» от 16 июня 2017 года № 103 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2017 г., № 6, ст. 506).